

"АБанк" ААКсынын Кредиттик комитетнин 2026-жылдын "23"- июндагы № 41/5 чечими менен бекитилген	УТВЕРЖДЕНА решением Кредитного комитета ОАО "АБанк" от 23 июня 2026 года № 41/5
---	--

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБАНК» THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY «ABANK»	«АБАНК» АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ
---	---

"АБАНК" ААКсы ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ АДАМДАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ КРЕДИТ СУНУШТОО/ТОВАРЛАРДЫ БӨЛҮП ТӨЛӨӨ ШАРТЫ МЕНЕН САТЫП АЛУУ КЕЛИШИМИН (КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ) ТҮЗҮҮГӨ АЧЫК ОФЕРТА (СУНУШ) Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесинин 2-бөлүгүнө, 393-беренесинин 2-бөлүгүнө, 394- беренесинин 1-бөлүгүнө, 386, 395, 399, 402- беренелерине ылайык, "АБанк" ААКсында (мындан ары – Банк) жеке адамдарга, жеке ишкерлерге кредит сунуштоо келишимин (кредиттик келишим) (мындан ары – келишим) түзүүгө ушул Ачык оферта (мындан ары – Ачык оферта) анда көрсөтүлгөн шарттарда Банк менен жеке адамдарга, жеке ишкерлерге (мындан ары – "Кардар/Карыз алуучу") банктык төлөм карты (кредиттик келишим) боюнча ушул Офертада каралган тартипте "АБ24"/"Abank"/"ZERO", "Береке" мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер аркылуу аралыктан кредит/кредиттик линия/овердрафт сунуштоо келишимин түзүүгө расмий сунуш болуп саналат. Банктык кызмат көрсөтүүлөр келишимин	ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА/НА ПРИБЕТАНИЕ ТОВАРОВ В РАССРОЧКУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ и ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОАО "АБАНК" (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР) В соответствии с частью 2 статьи 398, частью 2 статьи 393, частью 1 статьи 394, статьями 386, 395, 399, 402 Гражданского кодекса Кыргызской Республики настоящая Публичная оферта (предложение) (далее – Оферта) на заключение Договора на предоставление кредита физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (кредитный договор) (далее – Договор) ОАО "АБанк" (далее – Банк) является официальным публичным предложением Банка на заключение с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – «Клиент/Заемщик») Договора на предоставление кредита / кредитной линии / овердрафта по банковской платежной карте (кредитного договора), выдаваемых удаленно/ дистанционно посредством мобильного приложения "АБ24"/"Abank"/"ZERO", "Береке" и иного приложения на условиях и в порядке, предусмотренных настоящей Офертой. Настоящая Оферта на заключение
--	---

түзүүгө ушул оферта бардык Кардарлар/Карыз алуучулар үчүн бирдей, стандарттык (типтүү) формада бекитилген жана Кардарлар/Карыз алуучулар аны өзгөртө албайт. Расмий оферта Банктын <https://www.ab.kg>, дареги боюнча расмий интернет-сайтында, “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер аркылуу, ошондой эле долбоордун <https://www.zero.kg> дареги боюнча жайгашкан расмий интернет сайтында жайгаштырылган.

Ушул офертада каралган шарттарда келишимин түзүү максатында Кардар/Карыз алуучу Ачык офертаны толугу менен кабыл алууга (акцептөөгө) тийиш. Келишим, Кардар/Карыз алуучу ушул офертада белгиленген тартипте жана ыкмада акцептөөнү ишке ашырган учурдан тартып Кардар/Карыз алуучу жана Банк ортосунда түзүлгөн катары эсептелет.

Ушул келишимди, электрондук документтерди акцепттөө Кардар/Карыз алуучу Банктын <http://www.ab.kg> дареги боюнча жайгашкан расмий сайтында, “АБ24”/“Abank” /“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинде жана башка тиркемелерде, ошондой эле долбоордун: <https://www.zero.kg> расмий интернет сайтында жайгаштырылган ушул келишимдин бардык шарттарын эч кандай алып коюсуз/жокко чыгаруусуз жана/же чектөөлөрсүз, шартсыз негизде толугу менен кабыл алгандыгын билдирет/кабыл алган катары таанылат.

1. ТЕРМИНДЕР (АТООЛОР) ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

1.1. Акцепт – бул, Кардардын/Карыз алуучунун ушул келишимдин аралыктан туруп кредит сунуштоо жана/же “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер аркылуу башка банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо шарттарына толук жана шартсыз макул болуп, кабыл алышы.

1.2. Аутентификация – бул, идентификаторго сунушталган/анда колдонулган мүнөздөмөлөрдүн,

Договора утверждена Банком в стандартной (типовой) форме, едина для всех Клиентов/Заемщиков и не подлежит изменению со стороны Клиента/Заемщика, размещается на сайте Банка <http://www.ab.kg>, мобильном приложении “АБ24”/“Abank” / «ZERO», “Береке” и ином приложении, а также на официальном интернет-сайте Проекта : <https://www.zero.kg>.

С целью заключения Договора на условиях, предусмотренных Офертой, Клиент/Заемщик полностью и безоговорочно принимает (акцептует) настоящую Оферту. Договор считается заключенным между Клиентом и Банком с момента акцепта Клиентом/Заемщиком настоящей Оферты в порядке или способом, предусмотренном настоящей Офертой.

Акцепт настоящего Договора, электронных документов признаётся полным и безоговорочным принятием (акцептом) Клиентом/Заемщиком всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий/исключений и/или ограничений, размещённых на официальном сайте Банка <http://www.ab.kg>, мобильном приложении «АБ24»/ “Abank “/ «ZERO», “Береке” и ином приложении, а также на официальном интернет-сайте Проекта : <https://www.zero.kg>.

1. Термины и определения

1.1. Акцепт - это безусловное принятие, полное и безоговорочное согласие Клиента/Заемщика с условиями настоящего Договора на удаленное/дистанционное предоставление кредита и/или оказания Банком иных банковских услуг посредством мобильного приложения «АБ24»/ “Abank” /«ZERO»/“Береке” и иного приложения.

1.2. Аутентификация - способ, процедура установки подлинности личности Клиента/Заемщика, путем

аутентификациялоо/идентификациялоо каражаттарын (PIN-кодду, логинди, паролду жана/же тастыктоо кодун, биометрикалык идентификациялоо каражаттарын, Кардардын планшетте графикалык колтамга стилусун же коргоо, кирүү үчүн каралган башка эквиваленттүү каражаттарды киргизүү, колдонуу жана пайдалануу) текшерүү, аныктоо жана/же салыштырып көрүү аркылуу Кардардын/Карыз алуучунун инсандыгын аныктоо жол-жобосу (ыкмасы).

1.3. Банк – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2006-жылдын 27-декабрындагы №048-лицензиясынын негизинде иш алып барган, кредитор болуп саналган “АБанк” ачык акционердик коому (анын ичинде филиалдары жана бөлүмдөрү).

1.4. Банктык кызмат көрсөтүүлөр – бул, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензияларынын негизинде Банктын Кардарларга кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого/операцияларды ишке ашырууга байланыштуу иши.

1.5. Аралыктан банктык тейлөө (ДБО) – бул, Банктын электрондук буйруулардын/тапшырмалардын негизинде Кардарларга телекоммуникациялык жана башка системалардын жардамы менен аралыктан туруп сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөр топтому.

1.6. Келишим – Кардар/Карыз алуучу ушул оферта шарттарын кабыл алуу (акцептөө) жолу менен келишилген Банк менен Кардардын/Карыз алуучунун ортосунда түзүлгөн келишим.

1.7. “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер – бул, Банкка таандык болгон/ал тарабынан колдонулган, Кардарга/Карыз алуучуга кредитти, кредиттик лимитти, банктык төлөм карты боюнча овердрафтты аралыктан туруп алууга жана/же башка банктык операцияларды жүргүзүп/бүтүмдөргө

проверки, определения и/или сопоставления характеристик предъявленного/примененного идентификатора, средств аутентификации/идентификации (ввод, применение и использование PIN-кода, логина, пароля, и/или кода подтверждения, средств биометрической идентификации, графической подписи Клиента на планшете стилусом или иных эквивалентных средств защиты, доступа), подтверждающего, что распоряжение/согласие дано уполномоченным на это лицом и/или подписано им).

1.3. Банк – Открытое Акционерное Общество «АБанк» (в том числе его филиалы и подразделения), имеющий лицензию Национального банка Кыргызской Республики №048 от 27 декабря 2006 года, являющийся кредитором.

1.4. Банковские услуги - деятельность Банка, связанная с предоставлением услуг/осуществлением операций Клиентам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

1.5. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – комплекс услуг Банка, предоставляемых на основании электронных распоряжений/поручений, передаваемых Клиентом удаленным способом с использованием телекоммуникационных и иных систем.

1.6. Договор – Договор между Банком и Клиентом/Заемщиком, заключаемый путем принятия (акцепта) Клиентом/Заемщиком условий настоящей Оферты.

1.7. Мобильное приложение «АБ24»/“Abank” /«ZERO»/”Береке” и иные – система дистанционного банковского обслуживания, используемая/принадлежащая Банку, предоставляющая Клиенту/Заемщику возможность дистанционного получения кредита, кредитного лимита, овердрафта по банковской платежной карте и/или проведения иных банковских операций/сделок.

келишүү мүмкүнчүлүгүн сунуштаган аралыктан банктык тейлөө системасы.

1.8. Карыз алуучу – бул, жаш курагы 18 (он сегизге) жеткен ушул келишимдин шарттарында жана тартибинде банктык төлөм карты боюнча кредит, кредиттик лимит, овердрафт сунушталуучу жана/же сунушталган Банктын Кардары.

1.9. Кардар – бул, “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди колдонуучу болуп саналган, Банкта эсеп ачкан жана/же аралыктан туруп банктык операцияларды жүргүзүп/бүтүмдөргө келишкен иштөөгө толук жөндөмдүү, укукка ээ болгон жеке адам.

1.10. Система – бул, Банк тарабынан Кардарларга аралыктан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо/аралыктан банктык тейлөөдө колдонулган программалык, аппараттык-техникалык, маалымат жана/же башка система топтому/чечими.

1.11. Тейлөө шарты (Сервис) – “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер жана/же интернет-банкнинг аркылуу сунушталуучу аралыктан банктык тейлөө шарты.

1.12. Эсеп – Кардардын Банкта ачылган, анда анын тапшыруусу/буйруусуна ылайык, анын ичинде системаларды, тейлөө шарттарын (сервисти), ошондой эле банктык төлөм карты аркылуу ишке ашырылган банктык операциялар/транзакциялар чагылдырылган банктык эсеби/карт эсеби. Эсеп дегенден улам, талап боюнча төлөнүүчү депозиттик эсепти, карт эсебин, мөөнөттүү депозит эсебин, ссудалык, транзиттик жана/же башка эсептерди кошо алганда, бирок булар менен эле чектелбестен, улуттук жана чет өлкө валюталарында ачылган кандай болбосун банктык эсепти түшүнүү зарыл.

1.13. Көчүрмө – бул, Банк Кардары ишке ашырган, ошол күнгө карата же белгилүү бир мезгил аралыгы үчүн түзүлгөн операциялар тизмесин камтыган документ.

1.14. Ачык оферта – бул, банк системаларында, тейлөө шарттарында

1.8. Заемщик – Клиент Банка, достигший 18 (восемнадцать) лет, которому предоставляется и/или предоставлен Банком кредит, кредитный лимит, овердрафт по банковской платежной карте на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.9. Клиент – правоспособное и дееспособное физическое лицо, являющееся пользователем мобильного приложения «АБ24»/ “Аbank” /ZERO»/“Береке” и иного приложения, имеющий Счет в Банке и/или осуществляющий банковские операции/сделки в удаленном/ дистанционном порядке.

1.10. Система – программные, аппаратно-технические, информационные и/или иные комплексы/решения, используемые Банком,, предоставляющие услуги удаленного/дистанционного банковского обслуживания Клиентам Банка.

1.11. Сервис – услуга дистанционного банковского обслуживания посредством мобильного приложения «АБ24»/ “Аbank” /«ZERO»/“Береке” и иного приложения и/или интернет-банкнинга.

1.12. Счет – банковский счет/карт-счет Клиента, открытый в Банке, на котором отражаются банковские операции/транзакции, совершенные согласно его поручениям/распоряжениям, в том числе посредством использования Систем, Сервиса, в том числе банковской платежной картой. Во избежание сомнений под Счетом подразумевается любой банковский счет в национальной и иностранной валютах, включая, но не ограничиваясь перечисленным: депозитный счет до востребования, карт-счет, срочный депозитный счет, ссудный, транзитный и/или иной счет.

1.13. Выписка – документ, в котором содержится список совершенных Клиентом Банка операций, формируемый на дату или за определенный период.

1.14. Публичная оферта – настоящий документ, содержащий условия договора

(сервистерде) жана/же <http://www.ab.kg> дареги боюнча жайгашкан расмий сайтында, “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинде жана башка тиркемелерде, ошондой эле долбоордун: <https://www.zero.kg> расмий интернет сайтында жайгаштырылган, жеке адамдарга, жеке ишкерлерге банктык төлөм карты боюнча кредитти/кредиттик линияны/овердрафтты сунуштоо келишимдеринин (кредиттик келишим) шарттарын камтыган документ. Кардардын Ачык офертаны акцепттөөсү анын Банктык төлөм карты боюнча кредиттик/кредиттик линияны/овердрафтты Ачык офертада чагылдырылган шарттарда жана тартипте сунуштоо келишимин түзүүгө толук жана шартсыз макулдугун билдирет.

1.15. Идентификациялоо – Кыргыз Республикасынын “Терросттик иш аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзам талабына ылайык, Кардарга/Карыз алуучуга жана/же бенефициардык ээсине тиешелүү маалыматтарды Банк тарабынан белгиленген тартипте идентификациялоо жол-жобосу.

1.16. Верификациялоо – Кардарга/Карыз алуучуга жана/же бенефициардык ээсине тиешелүү идентификацияланган маалыматтарды текшерүү жол-жобосу.

1.17. Жеке маалыматтардын купуя сакталышы – бул, Банк жана Кардар/Карыз алуучу тарабынан купуя маалыматтарды таркатууга жана/же аларды ачыкка чыгарууга жол берилбестиги талабынын милдеттүү түрдө так сакталышы. Мында, жеке маалыматтарды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык гана ачыкка чыгарууга жол берилет.

1.18. Аралыктан идентификациялоо – Кардар тарабынан “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер аркылуу, Банкка келип олтурбастан эле, электрондук формада сунушталган/жөнөтүлгөн маалыматтарды колдонуу менен жеке адамдарды, жеке

на предоставление кредита/ кредитной линии/ овердрафта по банковской платежной карте физическим лицам (кредитный договор), индивидуальным предпринимателям, размещаемый в Системах, Сервисах и/или на официальном сайте Банка <http://www.ab.kg>, мобильном приложении «АБ24»/ “Abank” /«ZERO»/“Береке” и иного приложения, а также на официальном интернет-сайте Проекта : <https://www.zero.kg>. Акцепт Публичной оферты Клиентом является безусловным, полным и безоговорочным согласием заключить Договор на предоставление кредита/ кредитной линии/ овердрафта по банковской платежной карте физическим лицам (кредитный договор), индивидуальным предпринимателям на условиях и в порядке, изложенном в Публичной оферте.

1.15. Идентификация – процедура установления идентификационных данных о Клиенте/Заемщике и (или) бенефициарном владельце, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов” и порядком, установленным Банком.

1.16. Верификация – процедура проверки идентификационных данных о Клиенте/Заемщике и (или) бенефициарном владельце.

1.17. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Банком и Клиентом/Заемщиком требование не допускать их распространения и/или разглашения. При этом разглашение персональных данных возможно только в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.18. Удаленная идентификация – идентификация и верификация физических лиц, индивидуальных предпринимателей с использованием предоставленных данных Клиентом посредством мобильного приложения «АБ24»/ “Abank” / «ZERO», “Береке” и иного приложения в электронной форме без личного присутствия в Банке.

ишкерлерди идентификациялоо жана верификациялоо.

1.19. Тараптар – Банк жана Кардардын/Карыз алуучунун биргелешип аныкталган аталышы.

1.20. “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин колдонууга бөтөт коюу – Банк тарабынан “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси аркылуу операцияларды жүргүзүүгө техникалык чектөөлөрдү белгилөө жол-жобосу, анын ичинде Банктын авторизациялоону сунушттоодон баш тартышы.

1.21. Электрондук кол тамга (жөнөкөй электрондук кол тамга) – бул, юридикалык олуттуу чечимдерди кабыл алууда жана/же юридикалык маанилүү иш аракеттерди жүзөгө ашырууда (электрондук төлөм тапшырмаларын, буйрууларды, банктык операцияларды/транзакцияларды төлөмдөрдү, эсептешүүлөрдү, кандай болобосун электрондук документтерди, келишимдерди/макулдашууларды, оферталарды жана башка бүтүмдөрдү кошо алганда, электрондук билдирүүлөрдү акцептөө, аларга макулдукту билдирүү, таанышып чыгуу, билдирме берүү, тариздөө/кол коюу) электрондук документ формасындагы маалыматка анын атынан кол коюлган, тастыктоо кодун же аутентификациялоо/идентификациялоонун кандай болбосун башка каражаттарын, анын ичинде планшетте графикалык колтамга стилусун колдонуу/пайдалануу менен ишке ашырылган өздүк кол тамга аналогу.

1.22. Тастыктоо коду – Банк тарабынан Кардардын/Карыз алуучунун мобилдик телефон номерине жөнөтүлүүчү жана Кардар/Карыз алуучу тарабынан “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинде чагылдыруучу, операцияны/транзакцияны ишке ашыруу үчүн Кардардын/Карыз алуучуну аутентификациялоого мүмкүндүк берген, алардын макулдугун, таанышып чыккандыгын тастыктаган, Кардардын/Карыз алуучунун “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесиндеги электрондук

1.19. Стороны - совместное наименование Банка и Клиента/Заемщика.

1.20. Блокирование доступа к мобильному приложению «АБ24»/ “Abank” /«ZERO»/”Береке” - процедура установления Банком технического ограничения на совершение операций через мобильное приложение «АБ24»/ “Abank” /«ZERO»/”Береке” в том числе предусматривающего отказ Банка в предоставлении авторизации.

1.21. Электронная подпись (простая электронная подпись) - это аналог собственноручной подписи в форме/виде ввода, применения/использования кода подтверждения или любых иных средств аутентификации/идентификации, в том числе графическая подпись на планшете стилусом, от имени которого подписана информация в форме электронного документа при принятии юридически значимых решений и/или совершении юридически значимых действий (акцепт, изъятие согласия, ознакомление, подача заявок, оформление/подписание электронных платежных поручений/распоряжений, банковских операций/транзакций, платежей, расчетов, заключение (подписание) любых иных электронных документов, электронных сообщений, включая договора/соглашения, оферты и иные сделки).

1.22. Код подтверждения – одноразовый (сгенерированный) код, отправляемый Банком в SMS-сообщении на номер мобильного телефона Клиента/ Заемщика, и вводимый Клиентом/Заемщиком в мобильное приложение «АБ24»/ “Abank” /“ZERO”/ “Береке” позволяющий аутентифицировать Клиента/Заемщика для совершения операции/транзакции, подтверждения согласия, ознакомления, подписания (заключения) Клиентом электронных документов в мобильном приложении «АБ24»/”Abank”/“ZERO”/”Береке” (в том

документтер (анын ичинде ушул Ачык оферта, Кредит сунуштоо келишими, өтүнүч каттар, билдирмелер, анкеталар, оферталар, келишимдер/макулдашуулар, саясаттар, эрежелер, билдирүүлөр/маалымдоолор, төлөм жана/же башка документтер) менен таанышып чыгып, аларга кол коюуга мүмкүндүк берген бир жолку код.

1.23. Жеке идентификациялык код (PIN-код) – Кардар/Карыз алуучу тарабынан авторизациялоодон өтүү/инсандыкты тастыктоо жана “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн каралган жеке 4 же 6 мааниден турган PIN-код.

1.24. Логин – Кардар/Карыз алуучунун код катары белгиленген ысымы, ал авторизациялоодон өтүү жана кызмат көрсөтүүлөрдөн “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинен колдонуу үчүн зарыл.

1.25. Кредиттик продукт – бул, Банк тарабынан аралыктан туруп Кардардын/Карыз алуучунун эсебине, банктык картына убагында кайтаруу, мөөнөтүндө жана убактысынан кечиктирбестен төлөө шарттарында Банктык төлөм карты боюнча сунуштаган кредит, кредиттик линия, овердрафт.

1.26. Кредит – бул, Банк тарабынан ушул Оферта келишиминде каралган тартипте жана шарттарда аралыктан туруп берилген/эсепке чегерилген акча каражаты, анын ичинде Кардарга/Карыз алуучуга банктык төлөм карты боюнча сунушталган кредиттик линия, овердрафт.

1.27. Кредиттик скоринг (скоринг) – бул, Банктын кабыл алынган ички ченемдик документтерине ылайык, Кардар/Карыз алуучунун кредитти төлөө жөндөмдүүлүгүнө (кредиттик тобокелдирге) баа берүү системасы.

1.28. НСП – сатуудан салык.

1.29. Тарифтер – кредиттик продукттарды, төлөм картын тариздөөнү, банк операцияларын жүзөгө ашырууну жана башкаларды аралыктан тейлөөгө алуу үчүн Банктын сыйакыларынын (комиссиялык төлөмдөрүнүн) өлчөмү.

числе настоящей Публичной оферты, Договора на предоставление кредита, заявлений, заявок, анкет, оферт, договоров/соглашений, политик, правил, сообщений/уведомлений, платежных и/или иных документов).

1.23. Персональный

идентификационный номер (PIN – код) – секретный код, предъявляемый Клиентом/Заемщиком для авторизации/подтверждения личности и получения доступа к мобильному приложению «АБ24»/“Abank”/“ZERO», “Береке”, состоящий из собственного 4 – значного или 6 – значного PIN – кода.

1.24. Логин – кодовое имя Клиента/Заемщика, который необходим для авторизации и использования услуги/мобильного приложения «АБ24»/“Abank”/ “ZERO”/“Береке”.

1.25. Кредитный продукт – кредит, кредитная линия, овердрафт по банковской платежной карте, выдаваемый Банком удаленно/дистанционно путем зачисления на Счет, банковскую карту Клиента/Заемщика на условиях возвратности, платности и срочности.

1.26. Кредит – денежные средства, выдаваемые Банком удаленно/дистанционно путем зачисления на Счет в порядке и на условиях настоящего Договора оферты, в том числе предоставляемая Клиенту кредитная линия/ овердрафт по банковской платежной карте.

1.27. Кредитный скоринг (скоринг) – система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) Клиентов/Заемщиков, согласно установленным внутренним нормативным документам Банка.

1.28. НСП – налог с продаж.

1.29. Тарифы - размеры вознаграждений (комиссий) Банка за дистанционное обслуживание кредитных продуктов, оформление платежной карты, осуществление банковских операций и т.д.

1.30. Банктык төлөм карты – товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, башка төлөмдөрдү ишке ашыруу, ошондой эле терминалдар жана башка жабдуулар аркылуу жеке карт-эсебинен акча каражаттарын алуу үчүн каралган карт.

1.31. Билдирүү – бул, электрондук почтаны, смс-билдирүүлөрдү жана башка белгилүү байланыш каналдарын колдонуу аркылуу Банк тарабынан Кардарга/Карыз алуучуга жөнөтүлүүчү билдирүү.

1.32. Тыныгуу мезгили – бул, Карыз алуучу ошол аралыкта кредит алуудан баш тартууга, ал эми Банк каражат бере албаган, кредиттик келишимге (офертага) кол койгондон кийинки мезгил аралыгы.

1.33. Жеке ишкер – бул, Кыргыз Республикасынын жараны жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашап калган же убактылуу келген, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык юридикалык жакты түзүүсүз эле, өз алдынча ишкердик менен алектенген чет өлкө жараны же жарандыгы жок адам.

1.34. Мобилдик тиркеме – Банктын Карларларын интернет аркылуу аралыктан тейлөө системасынын инструменттеринин (каражаттарынын) бири, анын ичинде “БЕРЕКЕ” мобилдик тиркемеси;

1.35. Керектөө максаттарына кредит – бул, Кредитор тарабынан мөөнөтүндө төлөө, өз учурунда кайтарып берүү жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шартында ислам каржылоо принциби боюнча сунушталуучу, анын ичинде керектөө максаттарына берилген кредит келишиминин алкагында акчалай милдеттенмелерди бөлүп төлөө (кийинкиге калтырып) аткаруу менен Карыз алуучу тарабынан алынган товарлар, аткарылган иштер же кызмат көрсөтүүлөргө төлөөсү үчүн берилген кредит же каржылоо. Керектөө максаттарына кредит ишкердикке байланышпаган жана андан пайда алууну көздөбөгөн жеке, үй-бүлөлүк же тиричилик максаттарына сунушталат. Керектөө максаттарына кредиттер пайызсыз же тартаптардын макулдашуусунун негизинде үстөк акысыз сунушталышы мүмкүн.

1.30. Банковская платежная карта – карта, предназначенная для оплаты товаров, работ и услуг, проведения иных платежей, а также для получения наличных денежных средств с личного карт-счета через терминалы или иные устройства.

1.31. Уведомление – сообщение, направляемое Банком Клиенту/Заемщику в электронной форме с использованием электронной почты, смс – сообщений и иных известных доступных каналов связи.

1.32. Период охлаждения – период времени после подписания кредитного договора (оферты), в течение которого заемщик имеет право отказаться от кредита, а Банк не может выдать средства.

1.33. Индивидуальный предприниматель – это гражданин Кыргызской Республики, иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее постоянно или временно на территории Кыргызской Республики и занимающееся на ее территории индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

1.34. Мобильное приложение – один из инструментов систем удаленного дистанционного обслуживания Клиентов посредством Интернет, в том числе мобильное приложение «БЕРЕКЕ».

1.35. Потребительский кредит - кредит или финансирование по исламским принципам, предоставляемый кредитором на условиях срочности, возвратности и платности, в том числе для целей оплаты товаров, работ или услуг с последующей оплатой заемщиком в рассрочку (отсрочку) исполнения денежного обязательства в рамках договора потребительского кредита. Потребительский кредит предоставляется исключительно физическим лицам для личных, семейных или бытовых целей, не связанных с предпринимательской деятельностью и извлечением прибыли. Потребительские кредиты могут быть беспроцентными или без наценки по соглашению сторон.

1.36. Рассрочка (отсрочка) исполнения денежного - обязательства -

1.36. Акчалай милдеттенмелерди кийинкиге калтырып (бөлүп-бөлүп) аткаруу – Кредитор тарабынан керектөө максаттарына кредит келишиминде каралган шарт, ага ылайык товарлар, аткарылган иштер же сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр боюнча милдеттенмелер бөлүп-бөлүп аткарылат же болбосо Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинде белгиленген тартипте алда канча кийинчерээк аткарылат.

1.37. Калыбына келтирилүүчү кредиттик линия – бул, кредиттик лимитти белгиленген чектин чегинде жана андан пайдаланууга мүмкүн болгон мезгил аралыгында көп жолу кайталап колдонуу шарты. Карыз ордунун жабылышына жараша калыбына келтирүү дароо (автоматтык түрдө) ишке ашырылып турат.

1.38. Бөлүп төлөө – бул, Банк анын алкагында Карыз алуучуга кредиттик келишимде аныкталган шарттарда кредит сунуштаган продукт. Банк өнөктөшүнөн товарларды жана/же кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга кыска мөөнөткө пайызсыз кредиттин сунушталышы мына ушул продукттун негизгит өзгөчөлүгүнөн.

1.39. Бөлүп төлөө траншы – Банк өнөктөшүнөн алынган товарларга жана/же кызмат көрсөтүүлөргө төлөөдө пайдаланууга мүмкүн болгон ZERO лимитинин алкагында транш берилет. Кардарларга бөлүп төлөө мөөнөтүнө жараша, бирдей үлүштө бир нече бөлүккө бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет.

2. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

2.1. Банк тарабынан Кардарга/Карыз алуучуга кредит формасындагы акча каражаттарын, кредиттик линияны, банктык төлөм карты боюнча овердрафтты ушул келишимде каралган өлчөмдө жана шарттарда аралыктан туруп сунуштоо/берүү ыкмасы, ал эми Кардар/Карыз алуучу алынган акчалай сумманы кайтарып берүүгө жана ал үчүн пайыздарды төлөөгө милдеттенген шарт - ушул келишимдин предмети болуп саналат.

2.2. Банк Кардарга/Карыз алуучуга берилген сумма өз учурунда кайтарылбай

предоставленное кредитором условие договора потребительского кредита, согласно которому обязательство по оплате товаров, работ или услуг может исполняться частями либо в более поздний срок в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

1.37. Возобновляемая кредитная линия - многократное использование кредитного лимита в пределах установленного лимита и периода доступности, автоматическое возобновление которого происходит по мере погашения задолженности.

1.38. Рассрочка - кредитный продукт в рамках которого Банк предоставляет заемщику кредит на условиях, определенных кредитным договором. Основной особенностью данного продукта является предоставление краткосрочного беспроцентного кредита для приобретения товаров и/или услуг у Партнера Банка.

1.39. Транш - «Рассрочка» — сумма кредита, предоставляемая Банком в рамках доступного лимита ZERO для оплаты товаров и/или услуг у Партнеров Банка. Возврат суммы транша осуществляется Заемщиком равными платежами в сроки, предусмотренные условиями рассрочки.»

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Банком удаленным/дистанционным способом денежных средств Клиенту/Заемщику в форме кредита, предоставления кредитной линии, овердрафта по банковской платежной карте в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Клиент/Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

2.2. Банк вправе отказаться от предоставления Клиенту/Заемщику

калышын айкын далилдеген/тастыктаган жагдайлар келип чыккан учурда, ушул келишим боюнча Кардарга/Карыз алуучуга берилүүчү кредит суммасын толугу менен же анын бөлүгүн сунуштодон баш тартууга укуктуу. Мындай учурда Банк Кардарга/Карыз алуучуга кредиттик каражаттарды берүүдөн баш тартуу негиздерин өз ыңгайына жараша аныктайт/белгилейт жана кабыл алынган чечимдин себептери тууралуу маалымат бербей коюуга укуктуу.

2.3. Кардар/Карыз алуучу ушул келишимде, Ачык офертада, банктын ченемдик актыларында/документтеринде каралган шарттарда жана тартипте акцептелген электрондук документтер, анын ичинде ушул келишим Кардар/Карыз алуучу өз кол тамгасын койгон, кагазга чыгарылган документтердей эле таанылууга тийиш.

2.4. Кардар/Карыз алуучу бул келишимди акцептөө менен “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинде жана башка тиркемелерде жайгаштырылган ушул келишимдин, электрондук документтердин, Ачык офертанын бардык шарттары менен өз алдынча, кылдат таанышып чыккандыгы, алардын жоболору так жана жеткиликтүү, толук түшүнүктүү экендигин, алар менен толук макулдугун тастыктайт.

3. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

3.1. Банк кредитти Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында берет/сунуштайт.

3.2. Ушул келишим шарттарына макул эмес болгон учурда Кардар/Карыз алуучу кредиттик продукттарды пайдаланууну жана “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди колдонууну токтотууга милдеттүү.

3.3. Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтары анын/алардын “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди, ошондой эле башка кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу

предусмотренного настоящим Договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Клиенту/Заемщику сумма не будет возвращена в срок. При этом Банк самостоятельно по своему усмотрению определяет/устанавливает основания отказа в предоставлении кредитных средств Клиенту/Заемщику и вправе не давать информацию относительно причин принятого такого решения.

2.3. Электронные документы, в том числе настоящий Договор, акцептованные Клиентом/Заемщиком на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, публичной офертой, актами/документами Банка, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиентом/Заемщиком.

2.4. Акцептовав настоящий Договор, Клиент/Заемщик настоящим подтверждает, что самостоятельно ознакомился со всеми условиями настоящего Договора, электронных документов, публичной оферты в мобильном приложении «АБ24»/ «Аbank» /«ZERO»/ «Береке» и иного приложения, что они изложены предельно ясно и доступно для восприятия и понимания, полностью понятны Клиенту/Заемщику и Клиент/Заемщик согласен с ними.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Банк осуществляет выдачу кредита в национальной валюте Кыргызской Республики.

3.2. В случае несогласия с условиями настоящего Договора, Клиент/Заемщик обязан прекратить использование услуги кредитных продуктов и не совершать действия в мобильном приложении «АБ24»/ «Аbank» / «ZERO»/ «Береке» и ином приложении.

3.3. Персональные данные Клиента/Заемщика могут быть использованы в целях предоставления доступа Клиенту/Заемщику к мобильному приложению «АБ24»/ «Аbank» / «ZERO»/ «Береке» и иному приложению, а также для

мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн колдонулат.

3.4. Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу чектелбеген мөөнөттө, кайсыл болбосун мыйзамдуу ыкмада, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын колдонуу же аларсыз эле маалымат системаларында ишке ашырылат.

3.5. Эгерде жеке маалыматтар, логин жана пин-код Кардар/Карыз алуучу тарабынан атайлап же кокусунан кимдир бирөөгө берилген, жоголуп кеткен шартта жана алар Кардардын/Карыз алуучунун күнөөсү боюнча үчүнчү жакка маалым болуп калгандыгы үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

3.6. Кардар/Карыз алуучу ушул келишим, Ачык оферта менен таанышып, тастыктоо (пин-коддун, логиндин, паролдун, коддун, тастыктоо кодунун же болбосо биометрикалык идентификациялоо каражаттарын (бармак басым, көз карегин сканерлөө, бет түзүлүштү/добуш аркылуу таанууну ж.б.) жардамы менен “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесине жана башка тиркемелерге кирүү) же Кардарды/Карыз алуучуну аутентификациялоо/идентификациялоо каражаттарындай, ыкмаларындай эле башка идентификаторлорду колдонуу аркылуу алардын шарттарын кабыл алып/акцептөөдөн кийин, Ачык оферта, бул келишим Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык келген электрондук кол тамганы колдонуу менен Кардар/Карыз алуучу тарабынан түзүлгөн/акцептелген катары эсептелинет.

3.7. Электрондук кол тамганы колдонуу Банк Кардарынын/Карыз алуучунун өздүк кол тамгасынын эквиваленти, Кардарды/Карыз алуучуну идентификациялоо, электрондук документтин бүтүндүгүн текшерүү инструменти болуп саналат.

3.8. Бул келишимге электрондук кол тамганын коюлушу Банк тарабынан кредиттик продукттарды сунуштоо жагында оң чечимдин кабыл алынышынын гарантиясы болуп саналбайт.

получения возможности использования иных функций услуги.

3.4. Обработка персональных данных Клиента/Заемщика осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

3.5. Банк не несет ответственности, если персональные данные, Логин и PIN-код были преднамеренно/непреднамеренно переданы/утеряны Клиентом/Заемщиком и стали известны третьим лицам по вине Клиента/Заемщика.

3.6. После ознакомления Клиентом/Заемщиком с настоящим Договором, Публичной офертой и принятия/акцепта условий посредством подтверждения (вход в мобильное приложение «АБ24»/ “Abank” /«ZERO»/”Береке” и иное приложение с помощью ввода PIN-кода, логина, пароля, кода, кода подтверждения, либо средств биометрической идентификации (отпечаток пальца, сканирование сетчатки/оболочки глаза, распознавание лица/голоса и иное), или использование иных идентификаторов, эквивалентных средств/способов аутентификации/идентификации Клиента, Публичная оферта, настоящий Договор считается заключенным/акцептованным Клиентом/Заемщиком с использованием электронной подписи, которая соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики.

3.7. Применение электронной подписи является эквивалентом собственноручной подписи Клиента/Заемщика Банка, инструментом идентификации Клиента/Заемщика и проверки целостности электронного документа.

3.8. Подписание настоящего Договора электронной подписью не является гарантией принятия положительного решения Банком на предоставление кредитных продуктов.

3.9. Кардар/Карыз алуучу электрондук кол тамганы колдонуу менен ишке ашырылган операциялардын жана келишилген бүтүмдөрдүн юридикалык маани-маңызын жакшы түшүнөт/билет.

3.10. Кардар/Карыз алуучу электрондук кол тамга коюлган бул документ (документтер топтому) кайтарылып алынгыс экендигин жана кагазга чыгарылган документтердей (документтер топтомундай) эле тааныла тургандыгын түшүнөт.

3.11. Кардар/Карыз алуучу, эгерде “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер аркылуу кредиттик продукттарды алууга берилген билдирме колдоого алынган шартта, ошондой эле андан кийин талап кылынган жана сунушталууга тийиш болгон документтердин бардыгына, атап айтканда төмөнкүлөргө электрондук кол тамга коюлган катары эсептелине тургандыгына макул:

- Банк тарабынан каралган шарттарда кредиттик продуктту алууга/андан пайдаланууга билдирме;
- кредит жана ага чегерилген пайздар өз учурунда төлөнбөй, ушул келишим боюнча 1-тиркемеде көрсөтүлгөн башка милдеттенмелерди аткарууну бузууга жол берилиши учурларында талап коюу укугунун өтүшүнө, ал тууралуу маалыматтардын үчүнчү жактарга чечмеленип берилишине Кардардын/Карыз алуучунун кат жүзүндөгү макулдугу;
- субъекттин жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга макулдугу;
- Кредиттик бюрого 2-тиркемеде көрсөтүлгөн кредиттик отчеттун берилишине макулдук;
- ушул келишимдин алкагында мыйзамдык негизде иштеп жаткан кайсыл болбосун органдардан ал тууралуу маалыматтарды алууга;
- Банк кызматкерлери тарабынан сүрөткө/видеоого тартып алууларга жана аларды Банктын ички ченемдик документтерине ылайык андан ары колдонууга;
- кредиттик скорингди жүргүзүүгө, ал үчүн Банк тарабынан бардык мыйзамдуу

3.9. Клиент/Заемщик осведомлен и понимает юридическую значимость операций и сделок, совершаемых с использованием электронной подписи.

3.10. Клиент/Заемщик понимает, что подписанный электронной подписью настоящий документ (пакет документов) является безотзывным и признается равнозначным документу (пакету документов) на бумажном носителе.

3.11. Клиент/Заемщик согласен, что в случае одобрения заявки на предоставление кредитных продуктов в мобильном приложении «АБ24»/ «Abank» / «ZERO»/ “Береке” и ином приложении, также все последующие требуемые и необходимые документы будут считаться подписанными электронной подписью, а именно:

- заявка на получение кредитного продукта на условиях, предоставляемых Банком;
- письменное согласие Клиента/Заемщика на уступку прав требования, на раскрытие информации о нем третьим лицам, в случаях несвоевременного погашения кредита и процентов по нему, нарушения иных обязательств по настоящему Договору, указанное в Приложении 1.
- согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных.
- заявление – согласие на предоставление кредитным бюро кредитного отчета, указанное в Приложении 2.
- на получение сведений о нем в рамках Договора, из любых законодательно действующих органов;
- на осуществление фотографирования/видеосъемки работником Банка и дальнейшее использование фотографии/видео Клиента/Заемщика в соответствии с внутренними нормативными документами Банка;

булактардан купуя маалыматтарды (жеке маалыматтарды кошо алганда) алуу, аларды таркатуу зарыл; - Банк тарабынан алдын-ала кредиттик скорингдин жүргүзүлүшүнө жана анын Банктын же филиалдын жайгашкан жери боюнча кайрылышын күтүп олтурбастан эле, кредиттик продукттар боюнча Банктын сунуш берүүсүнө; - кредиттик продукттан пайдалануу үчүн маалыматтарды (КБ “Ишеним”) топтоого байланыштуу чыгашаларды жана кредит алууга билдирмени кароо учурунда келип чыккан башка чыгымдарды өзүнө алууга; - Кардардын/Карыз алуучунун кайсыл болбосун банктык эсептеринен кредиттик продукт боюнча карыз суммасын, ушул келишимге байланыштуу Банктын кеткен чыгашаларынын ордун жабуу үчүн акча каражаттарын акцептсиз тартипте кармап калууга; - Кардардын/Карыз алуучунун эмгек акы/пенсияны ай сайын алган күнүнө жана башка акчалай түшүүлөрүнө жараша, кредиттик продукт боюнча төлөмдөрдү кечиктирбестен төлөө максатында, Банк тарабынан ай сайын төлөө күнүн өзгөртүүсүнө/белгилөөсүнө. 3.12. Ушул пунктка ылайык Кардардын/Карыз алуучунун ушул келишимге, тарифтерге, Банктын башка актыларына/документтерине өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилип, жаңыртылган шартта, аларды өз эрки менен кылдат чечмелеп түшүнүү аркылуу тааныйт жана тастыктайт. Кардардын/Карыз алуучунун “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесине жана башка тиркемелерге, аралыктан банктык тейлөө системасына андан ары ар бир жолу кирүүсү (идентификаторлорду, электрондук кол тамганы жана/же аутентификациялоо/идентификациялоонун башка каражаттарын колдонуу менен) Кардардын/Карыз алуучунун ушул келишимге, тарифтерге, тиешелүү жа	- на проведение кредитного скоринга, для которого необходимо получение Банком конфиденциальной информации о нем (включая персональные данные) из всех законных источников и распространение Банком указанной информации; - на осуществление Банком предварительного кредитного скоринга и предоставление Банком ему предложения по кредитным продуктам Банка без его обращения по месту нахождения Банка или филиала Банка; - на несение расходов, связанных со сбором данных в кредитное бюро, для получения кредитного продукта и других расходов, возникших на любой стадии рассмотрения заявки; - на списание денежных средств с любых банковских счетов Клиента/Заемщика в безакцептном порядке на погашение задолженности по кредитному продукту, иным расходам Банка в связи с настоящим Договором; - на установление/изменение Банком на другую дату ежемесячного погашения кредитного продукта в зависимости от ежемесячной даты получения клиентом/заёмщиком заработной платы/пенсии и других поступлений в целях недопущения просрочек по кредитному продукту. 3.12. Согласно настоящему пункту, Клиент/Заемщик свободно, осознанно, по своему волеизъявлению соглашается, признает и подтверждает, что в случае обновления, изменения и/или дополнения настоящего Договора, Тарифов, иных актов/документов Банка, каждый последующий вход Клиента/Заемщика в Мобильное приложение «АБ24»/ «Abank» / «ZERO»/ “Береке” и в иное приложение, в систему ДБО (с использованием идентификаторов, электронной подписи и/или иных средств аутентификации/идентификации), является акцептом Клиента (принятием, согласием, присоединением, подписанием) настоящего Договора, тарифов, соответствующих обновлений, изменений и/или дополнений, при этом
--	--

ылоолорго, өзгөртүүлөргө жана/же толуктоолорго макулдугу/аларды акцептеши болуп саналат. Ошону менен бирге эле, Кардардын/Карыз алуучунун макулдугу/таанышып чыккандыгы Банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 3.13. Кардар/Карыз алуучу керектөө максаттарына берилген кредит каражатын, анын ичинде товарлар, аткарылган иштер жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр боюнча акчалай милдеттенмелерди бөлүп-бөлүп төлөө формасында сунушталган кредитти пайдаланууда Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзам нормалары колдонулат. 4. “АБ24”/“АВАНК”/“ZERO”, “БЕРЕКЕ” МОБИЛДИК ТИРКЕМЕСИ АРКЫЛУУ АРАЛЫКТАН СУНУШТАЛГАН КРЕДИТТИК ПРОДУКТТАРДЫ ТАРИЗДЕТҮҮ, АЛАРДЫ БЕРҮҮ ЖАНА ОРДУН ЖАБУУ ШАРТТАРЫ 4.1. Онлайн кредит: 4.1.1. Бул кредит Кардардын/Карыз алуучунун Банкта ачылган, ошол учурда колдонулуп жаткан банктык төлөм карты боюнча кредиттик каражаттарды чегерүү/кредиттик линияны/овердрафтты белгилөө аркылуу аралыктан сунушталат. 4.1.2. Кредиттин максаты – Банктын кредит саясатына каршы келбеген керектөө максаттарына. 4.1.3. Төлөө түрү: аннуитеттик төлөмдөр. 4.1.4. Кредит боюнча пайыздарды чегерүү кредит суммасы Кардардын/Карыз алуучунун Банкта ачылган жеке карт-эсебине/эсебине чегерилген күндөн тартып башталат жана кредит боюнча бүтүндөй негизги сумма толук төлөнгөн күнү жыйынтыкталат. 4.1.5. Кредиттен пайдалангандык үчүн пайыздар ай ичиндеги күндөрдүн санына 30 (отуз күн) жараша чегерилет жана сатуудан салыктарды эске албаганда 360 күнгө барабар Банк жылынын базасында эсептелинет. Кредит боюнча пайыздарда салыктар камтылбайт, алар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, Кардардан/Карыз	соответствующее согласие/ознакомление Клиента считается полученным Банком. 3.13. При использовании Клиентом/Заемщиком средств потребительского кредита, в том числе предоставленного в форме рассрочки исполнения денежного обязательства по оплате товаров, работ или услуг, применяются нормы законодательства Кыргызской Республики о защите прав потребителей. 4. Оформление, условия, выдача и погашение кредитных продуктов, выдаваемых удаленно/дистанционно посредством мобильного приложения «АБ24»/ “Абанк” /“ZERO”/”Береке” 4.1.Онлайн кредит: 4.1.1.Выдается удаленно/дистанционно путем зачисления кредитных средств/установления кредитной линии/овердрафта по банковской платежной карте на действующий счет Клиента/Заемщика, открытый в Банке. 4.1.2. Цель кредита – на потребительские цели, не противоречащие кредитной политике Банка. 4.1.3. Тип платежа: аннуитетный платеж. 4.1.4. Порядок начисления процентов по кредиту производится ежемесячно, начиная с зачисления кредита на личный карт-счет/счет Клиента/Заемщика, открытый в Банке, и заканчивается на дату полного погашения всей основной суммы по кредиту. 4.1.5. Сумма процентов за пользование кредитом начисляется, исходя из среднего количества дней в месяце — 30 дней, и рассчитывается на базе банковского года, равного 360 дней без учета налога с продаж. Проценты по кредиту не включают налоги, они отдельно удерживаются с Клиента/Заемщика в соответствии с законодательством Кыргызской
---	--

алуучудан өзүнчө кармалып калат. Пайыздык чендин өлчөмдөрү жана кредиттин мөөнөттөрү Банктын http://www.ab.kg дареги боюнча жайгашкан расмий сайтында жана кредит алууга билдирмеде камтылат. 4.1.6. Кардар/Карыз алуучу кредиттин негизги суммасын жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздарды өз учурунда төлөй албай калган шартта, ал төлөө мөөнөтү келип жеткенден кийинки 2-(экинчи) күндөн тартып, келишимде белгиленген пайыздык чен өлчөмүндө пайыздарды/туумдарды кошумча төлөөгө тийиш. Мында, келишим колдонулган бүтүндөй мөөнөт ичинде чегерилген айыптык санкциялардын (туумдардын) жалпы суммасы ушул келишим боюнча берилген кредит суммасынын 10 (он) пайызынан ашпоого тийиш. 4.1.7. Кредиттик бюронун кызмат көрсөтүүлөрүнө, келишим боюнча кеткен башка чыгашаларга төлөөлөр Кардардын/Карыз алуучунун Банкта ачылган кайсыл болбосун банктык эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте же кредит берүү учурунда же болбосо за исключением кредитного продукта КИБ кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссиялык төлөм Банк тарабынан төлөнгөн “ZERO -бөлүп төлөө шартында 0%» продукттун эске албаганда, келишим колдонулган бүтүндөй мөөнөт ичинде кредит суммасынан кармап калуу аркылуу орду толукталат. 4.1.8. Кардар/Карыз алуучу тарабынан ушул келишим боюнча кредитке тиешелүү карыздарды төлөө кезеги Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси аркылуу жөнгө салынат. 4.1.9. Кардардын/Карыз алуучунун акчалай төлөөлөрү боюнча келип түшкөн жана анын жеке карт эсебин/башка банктык эсептерин толуктоо үчүн Банкка чегерилген сумма кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча карызды төлөөнүн негизги булагы болуп саналат. Жеке карт эсеп/банктык эсеп Кардар/Карыз алуучу иштеген уюм тарабынан анын эмгек акысын чегерүү сыяктуу эле, Кардар/Карыз алуучу тарабынан нак акча салуу, Банк аркылуу которуу же болбосо тараптар	Республики. Размер процентной ставки и срок кредита указаны на официальном сайте Банка http://www.ab.kg и в заявке на кредит. 4.1.6. За несвоевременное погашение основной суммы кредита и/или начисленных процентов, Клиент/Заемщик, начиная со 2-го дня после наступления срока погашения, дополнительно уплачивает проценты/пени в размере процентной ставки по кредиту. При этом общая сумма штрафных санкций, начисленных за весь период действия настоящего договора, не должна превышать 10 (десяти) процентов от суммы выданного кредита по настоящему договору. 4.1.7. Оплата услуг Кредитного Бюро, иные расходы по Договору возмещаются за счет денежных средств Клиента/Заемщика путем безакцептного их списания Банком с любого банковского счета Клиента/Заемщика, открытого в Банке, или удерживаются из суммы кредита непосредственно при выдаче кредита либо в течение срока действия настоящего Договора, за исключением кредитного продукта “ZERO -рассрочка 0%», где комиссию за услуги КИБ оплачивает Банк”. 4.1.8. Очередность погашения Клиентом/Заемщиком задолженности по кредиту по настоящему Договору регулируется Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 4.1.9. Основным источником погашения задолженности по кредиту и начисленных процентов по нему является сумма поступлений по денежным выплатам Заемщику, перечисляемая в Банк для пополнения его личного карт-счета/ иного банковского счета. Личный карт-счет/ банковский счет может быть пополнен как путем перечисления заработной платы организацией, в которой работает Клиент/Заемщик, так и внесением наличных денежных средств, банковским
--	--

макулдашкан башка ыкмалар аркылуу толукталат.

4.1.10. Онлайн кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредит колдонулган мөөнөт ичинде автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Кардардын/Карыз алуучунун жеке карт эсебине/банктык эсебине акча каражаты түшкөн шартта, Банк кредитти, ага чегерилген пайыздарды/айыптык санкцияларды жана башка төлөмдөрдү Кардардын/Карыз алуучунун жеке карт эсебинен/банктык эсебинен кармап калуу аркылуу акцептсиз (талашсыз) тартипте ишке ашырат.

4.1.11. Төлөм карттарынын реквизиттери (карттын PAN, CVV код жана карт боюнча башка маалыматтар) Кардардын/Карыз алуучунун өзү тарабынан гана колдонулууга тийиш. Төлөм картанын реквизиттери, анын ичинде “AB24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесине жана башка тиркемелерге кирүү үчүн логинди PIN-кодду (электрондук кол тамганы) үчүнчү бир жакка берүүгө жол берилбейт. Төлөм картын реквизиттерин, “Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинин логинин жана PIN-кодун (электрондук кол тамганы) колдонуу үчүн жоопкерчилик Кардардын/Карыз алуучунун өзүнө жүктөлөт.

4.1.12. Төлөм карты жоголуп кеткен же мыйзамсыз колдонулган учурда, “AB24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинин логинин жана PIN-кодун (электрондук кол тамгасын) жоготкон/кимдир бирөөгө берип коюу, ошондой эле Кардар/Карыз алуучу мындай жагдайдын орун алып жаткандыгы тууралуу шектенген учурда, ал тууралуу Банктын Байланыш борборуна дароо маалымдоого тийиш.

4.1.13. Ушул келишим шарттарынын аткарылбай калышы же талаптагыдай аткарылбашы кесепетинен Банкка келтирилген чыгым ордун Кардар/Карыз алуучу толук көлөмдө, шартсыз негизде толуктап берүүгө тийиш.

4.1.14. Кайсыл бир үчүнчү жак жоголуп кеткен төлөм картанын реквизиттерин колдонуу менен операцияларды жүргүзгөн шартта, Кардар/Карыз алуучу төлөм

переводом, осуществляемым самим Заемщиком, либо иным путем, согласованным сторонами.

4.1.10. Погашение основной суммы онлайн кредита производится в течение срока действия кредита автоматически. При поступлении денежных средств на личный карт-счет/ банковский счет Заемщика, Банк производит погашение кредита, начисленных процентов/штрафных санкций и иных платежей, в безакцептном (беспорном) порядке путем их списания с личного карт-счета/ банковского счета Заемщика.

4.1.11. Реквизиты платежной карты (PAN карты, CVV код и др. данные на карте) могут использоваться только Клиентом/Заемщиком. Передача реквизитов платежной карты, в том числе Логина и PIN-кода (электронной подписи) от услуги «AB24»/ “Abank”/ «ZERO»/ “Береке” и иного приложения третьим лицам не допускается. Ответственность за использование реквизитов платежной карты, логина и PIN-кода (электронной подписи) мобильного приложения “Abank”, «ZERO», “Береке” несет Клиент/Заемщик самостоятельно.

4.1.12 В случае обнаружения утраты платежной карты или незаконного использования платежной карты, утраты/передачи логина и PIN-кода (электронной подписи) от мобильного приложения «AB24»/“Abank”/ «ZERO»/ “Береке”, а также в случае, если Клиент/Заемщик подозревает возможность возникновения подобных ситуаций, Клиент/Заемщик обязан незамедлительно уведомить об этом Контакт-Центр Банка.

4.1.13. Ущерб, причиненный Банку Клиентом/Заемщиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, подлежит безусловному возмещению в полном объеме Клиентом/Заемщиком.

4.1.14. В случае проведения третьими лицами операций с использованием утраченных реквизитов платежной карты, Клиент/Заемщик несет ответственность

картынын жоголуп кеткендиги тууралуу Банкка маалымдаганга чейин ал үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

4.1.15. Кардар/Карыз алуучу төлөм карты жоголуп кеткендиги тууралуу Банкка маалымдаганга чейин, Банк ушул келишимдин 5-бөлүгүндө каралган тартипте тиешелүү акча каражатын эсептен кармап калат.

4.2. Бөлүп төлөө

4.2.1. Карыз алуучуга сатып алган товарлары жана/же кызмат көрсөтүүлөр үчүн тиешелүү акча каражатын Банктын бөлүп төлөө кредиттик продукту боюнча өнөктөшүнөн болгон Сунуштоочунун банктык эсебине чегерүү аркылуу, аралыктан ишке ашырылат.

4.2.2. Банк тарабынан белгиленген кредиттик линия Кардардын Банк алдындагы келип чыгышы ыктымал болгон карызынын максималдуу суммасы болуп саналат жана акча каражатын толук көлөмдө сунуштоого тиешелүү Банктын шартсыз милдеттенмесин түшүндүрөт. Кредиттик линиядан пайдаланууда ар бир операция Банк тарабынан өз-өзүнчө кароого алынат жана Банктын өз ыңгайына жараша жана ички жол-жоболго, колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык четке кагылышы мүмкүн жана Банк ар бир операцияны жүргүзүүдөн баш тартып, колдонуудагы мыйзамдарда башкасы каралбаса. Кардарга ал тууралуу алдын ала билдирүүсүз эле кредиттик лимитти азайтып, аны токтотуп же жокко чыгара алат.

4.2.3. Линиянын суммасы 1000 (бир миң) сомдон 200 000 (эки жүз миң) сомго чейин.

4.2.4. Линиянын мөөнөтү – 36 (отуз алты) ай.

4.2.5. Транш суммасы – 100 (жүз) сомдон 200 000 (эки жүз миң) сомго чейин.

4.2.6. Комиссиялык төлөм – Банктын «ZERO» бөлүп төлөө кредиттик продукту боюнча бекитилген тарифтерине ылайык.

4.2.7. Пайыздык чен жылдык 0,00 (нөл) %.

4.2.8. Бөлүп төлөө мөөнөтү –1 (бир) айдан тартып, бирок 24 (жыйырма төрт) айдан ашпайт.

4.2.9. Төлөө түрү: 24 (жыйырма төрт) айга чейин каралган бөлүп төлөө траншынын

самостоятельно до момента уведомления Банка об утрате реквизитов платежной карты.

4.1.15. До момента получения Банком сообщения от Клиента/Заемщика об утрате реквизитов платежной карты, Банк списывает денежные средства со счета в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

4.2. Рассрочка (кредитный продукт «ZERO – 0% бөлүп төлөө»)

4.2.1. Выдается дистанционно путем перечисления зачисленных денежных средств Заемщику на приобретение товаров и/или услуг на банковский счет Поставщика, который является Партнером Банка по кредитному продукту Рассрочка.

4.2.2. Установленный Банком кредитный лимит (кредитная линия) является максимальной суммой возможной задолженности Клиента/Заемщика перед Банком и не представляет собой безусловного обязательства Банка по предоставлению денежных средств в полном объеме. Банк рассматривает каждую операцию по использованию кредитной линии отдельно и вправе по своему усмотрению, в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства Кыргызской Республики, отказать в проведении отдельной операции, а также уменьшить, приостановить или аннулировать кредитный лимит без предварительного уведомления Заемщика, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.»

4.2.3. Сумма линии от 1 000 (одна тысяча) сом до 200 000 (двести тысяч) сом.

4.2.4. Срок линии – 36 (тридцать шесть) месяцев.

4.2.5. Сумма транша – от 100 (сто) сом до 200 000 (двести тысяч) сом.

4.2.6. Комиссии - согласно утвержденным тарифам Банка по кредитному продукту «Рассрочка».

4.2.7. Процентная ставка 0,00 (Ноль) % годовых.

4.2.8. Срок рассрочки – от 1 (одного) месяца, но не более 24 (двадцать четыре) месяца.

ордун жабуу графигине ылайык, бирдей үлүштө жүргүзүлөт.

4.2.10. Бөлүп төлөө траншы боюнча төлөмдөрдү төлөө («ZERO» бөлүп төлөө кредиттик продукту боюнча) Карыз алуучуга/Өнөктөшкө кредиттик лимитти белгилөө учурунда ал белгилеген күнгө ылайык, сатылып алынган товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн акча каражаты айкын чегерилген күндү көрсөтүү менен ар айлык негизде ишке ашырылып турат.

4.2.11. «ZERO» бөлүп төлөө кредиттик продукту боюнча акча каражаты Банктын өнөктөшү тарабынан сунушталган товарлар/кызмат көрсөтүүлөргө бөлүп төлөө түрүндө сунушталат.

4.2.12. Эгерде Кардар/Карыз алуучу кайсыл бир себептен улам жана өнөктөшкө макулдашуунун негизинде ошол түзүлгөн келишимдин эсебинен сатып алган товарын кайтарып берип/кредит алууга келишимди жокко чыгарган шартта, Кардар/Карыз алуучу ал тууралуу дароо, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алгандан кийинки 14 (он төрт) календардык күндөн кечиктирбестен Банкка билдирүүгө милдеттүү.

4.2.13. Кардар/Карыз алуучу келишим менен тааныштырылып, ал Банк тарабынан көрсөтүлгөн «ZERO» мобилдик тиркемесинде аны тастыктоо же башка аракеттерди көрүү аркылуу шарттарды кабыл алгандан кийин бул келишим Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жооп берген электрондук кол тамганы колдонуу менен түзүлгөн катары эсептелинет.

4.2.14. Кредиттик линияларды/бөлүп төлөө шарттарын кароого алуу жана аларды сунуштоо Банк тарабынан «ZERO» мобилдик тиркемесинде электрондук кол тамганы колдонуу менен электрондук формада гана жүзөгө ашырылат.

4.2.15. Бул продукт боюнча тыныгуу мезгили колдонулбайт.

5. БАНКТЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

4.2.9. Тип платежа: погашение осуществляется равными долями в соответствии с графиком погашения транша рассрочки сроком до 24 (двадцать четырёх) месяцев.»

4.2.10. Погашение взносов по траншу рассрочки осуществляется ежемесячно, начиная с фактической даты перечисления средств на оплату товаров и/или услуг, согласно дате, выбранной Клиентом/Заемщиком при оформлении кредитного лимита.»

4.2.11. По кредитному продукту рассрочка «ZERO», денежные средства предоставляются в виде рассрочки на приобретение товаров/услуг, предоставляемых Партнером Банка.

4.2.12. В случае возврата Клиентом/Заемщиком приобретенного товара или расторжения договора с Партнером Банка, за счет средств, предоставленных по настоящему Договору рассрочки, Заемщик обязан незамедлительно уведомить Банк, не позднее 14 календарных дней с даты приобретения товара или оказания услуги. Сумма кредита, использованная для оплаты возвращенного товара или расторгнутой услуги, подлежит корректировке в соответствии с условиями настоящего Договора и внутренними процедурами Банка.»

4.2.13. После ознакомления клиента/заемщика с Договором и принятия условий посредством подтверждения или осуществления иных действий в мобильном приложении «ZERO», указанных Банком, настоящий договор считается заключенным с использованием электронной подписи, которая соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики.

4.2.14. Рассмотрение и выдача кредитной линии/рассрочки осуществляется Банком исключительно в электронной форме путем использования электронной подписи в мобильном приложении «ZERO».

4.2.15. Период охлаждения по данному продукту не применяется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. Банк имеет право:

5.1. Банк төмөнкүлөргө укуктуу: 5.1.1. Кардарга/Карыз алуучуга кредиттик продукту сунуштоодон баш тартууга жана кабыл алынган чечим боюнча түшүндүрмөлөрдү бербөөгө; 5.1.2. Төмөнкү учурлардын бири орун алган шартта кредитти мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылууга: а) эгерде Карыз алуучуга берилип жаткан же берилген сумма белгиленген мөөнөттө кайтарылбай калышын айкын тастыктаган жагдайлар аныкталган болсо. Бул учурда Банк ошол фактынын орун алып жаткандыгын же анын жоктугун өз алдынча аныктоого тийиш жана далилдерди Карыз алуучуга сунуштоого милдеттүү эмес; б) кредитти, ал боюнча пайыздарды планда каралган тартипте төлөө графигин бузууга жол берүү же аны аткарбай коюу. Мында кредитти жана/же ага чегерилген пайыздарды төлөө 30 (отуз) күндөн ашуун убакыт создуктуруп жиберилген жагдай эске алынат; в) кредитти тариздетүү учурунда же аны өздөштүрүүнүн жүрүшүндө Карыз алуучу толук эмес, такталбаган, бурмаланган жана/же билип туруп жалган маалыматтарды бериши жагдайы; г) Карыз алуучу ушул келишим, ошондой эле башка кредиттер/милдеттенмелер боюнча Банк алдындагы милдеттенмелерин бузууга жол берсе же талаптагыдай аткара албай калса; 5.1.3. Келишимге жана/же тарифтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө. Келишимге жана/же тарифтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кардарга/Карыз алуучуга билдирүү Кредитке жана/же тарифтерге киргизилген өзгөртүүлөрдүн текстин/жаңы редакциясын андай өзгөртүүлөр жана толуктоолор колдонууга киргизилгенге чейинки 10 (он) жумуш күнү мурда Банктын сайтында жайгаштыруу аркылуу жүзөгө ашырылат. Келишимге жана/же тарифтерге киргизилген кайсыл болбосун өзгөртүүлөр жана толуктоолор алар колдонууга берилген учурдан тартып милдеттүү болуп саналат; 5.1.4. Кардар/Карыз алуучу келишим боюнча өз милдеттенмелерин талаптагыдай	5.1.1. Отказать Клиенту/Заемщику в предоставлении кредитного продукта и не давать информацию относительно причин принятого решения; 5.1.2. Потребовать досрочного возврата кредита, в любом из следующих случаев: а) если будут установлены обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставляемая или предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, при этом Банк самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия; б) нарушение или невыполнение Графика планового погашения кредита и процентов по нему, когда просрочка по погашению кредита и/или начисленных процентов превышает 30 дней; в) предоставление Заемщиком неполной, недостоверной, искаженной и/или заведомо ложной информации при оформлении кредита или в ходе его реализации; г) нарушение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любых прочих обязательств перед Банком по настоящему договору, а также по другим кредитам/обязательствам Заемщика перед Банком; 5.1.3. Вносить изменения и дополнения в Договор и (или) тарифы. Уведомление Клиента/Заемщика об изменении Договора и (или) тарифов осуществляется Банком не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения в действие изменений/новой редакции Договора и (или) тарифов путем размещения текста изменений/новой редакции Договора и (или) тарифов на сайте Банка. Любые изменения Договора и (или) тарифов становятся обязательными для сторон с даты введения их в действие; 5.1.4 При ненадлежащем исполнении Клиентом/Заемщиком своих обязательств
--	---

аткарбаган шартта, Банк Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинде каралган өз укуктарын талаптарын анын Банкта ачылган кайсыл болбосун эсебинен бир тараптуу негизде акцептсиз тартипте кармап калуу аркылуу жүзөгө ашырууга;

5.1.5. Кардар/Карыз алуучу кредитти жана кошо эсептелинген пайыздарды өз учурунда төлөбөгөн, ушул келишим боюнча башка милдеттенмелерин аткарбай койгон шартта, Кардар/Карыз алуучу тууралуу маалыматтарды үчүнчү жактарга ачып берүүгө, анын ичинде ачык билдирүүгө;

5.1.6. Кредиттик ресурстар үчүн төлөөлөрдүн өзгөрүшүнө, финансы рыногундагы жагдайга, инфляциянын орун алып турган айкын жана болжолдонгон арымына, ошондой эле башка экономикалык шарттарга, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына (анын ичинде салык алуу жагындагы мыйзамга) өзгөртүүлөрдүн киргизилишине жараша кредитти пайдалангандык үчүн пайыздык чен өлчөмү кайрадан каралып турат.

5.2. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет:

5.2.1. Кредиттик продукту Банкта ачылган карт эсепке акча каражатын чегерүү аркылуу сунуштоого;

5.2.2. Банктын «ZERO – 0% бөлүп төлөө» продуктуна башка онлайн кредиттеринде тыныгуу мезгили сакталсын:

Банк кредитти сунуштоо алдында мөөнөтү алынып жаткан кредит суммасына жараша белгиленген тыныгуу мөөнөтүн сактоого милдеттенет:

4 саат – 50 000 сомдон 100 000 сомго чейинки кредиттер үчүн;

12 саат – 100 000 сомдон жогорку кредиттер үчүн.

5.2.3. Контролдоочу телефон чалуулар:

Банк тыныгуу мезгили арылыгында Кардардын кредит алууга макулдугун тастыктоо үчүн телефон аркылуу аны менен байланышууга милдеттүү. Контролдоочу телефон чалуулар кредит алууга билдирме Банктын кредиттөө системасы тарабынан алдын-ала колдоого алынгандан кийин жүргүзүлүүгө тийиш.

5.2.4. Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтарынын купуялуулугун

по Договору Банк вправе реализовать свои права, предусмотренные Гражданским кодексом Кыргызской Республики, путем списания в одностороннем безакцептном порядке, денежных средств со всех его банковских счетов;

5.1.5. Раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте/Заемщике и его кредитной задолженности, в том числе публично, в случаях несвоевременного погашения Заемщиком кредита и процентов по нему, нарушения иных обязательств по настоящему Договору.

5.1.6. Пересматривать размер процентных ставок за пользование кредитом, исходя из изменения платы за кредитные ресурсы, состояния финансовых рынков, фактических и прогнозируемых темпов инфляции и других общеэкономических условий, а также в случае изменения законодательства Кыргызской Республики (в том числе и налогообложения).

5.2. Банк обязан:

5.2.1. Осуществить выдачу кредитного продукта путём зачисления денежных средств на Карт-счёт/счет, открытый в Банке;

5.2.2. Соблюдать период охлаждения по онлайн кредитам Банка, кроме продукта «ZERO – 0% бөлүп төлөө»:

Перед выдачей кредита Банк обязуется соблюдать период охлаждения, продолжительность которого определяется в зависимости от суммы кредита:

4 часа для кредитов от 50 001 до 100 000 сомов;

12 часов для кредитов от 100 001 сомов.

5.2.3. Осуществлять контрольные звонки:

Банк обязуется в течение периода охлаждения связаться с Клиентом посредством телефонного звонка для подтверждения согласия Клиента на получение кредита. Контрольный звонок осуществляется после предварительного одобрения заявки кредитной системой Банка.

5.2.4. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности

ишкердик чөйрөдө мына ушундай маалыматтардын коргоого алынышы үчүн каралган тартипте коргоого алынышы жагында чараларды көрүүгө;

5.2.5. Кардарга/Карыз алуучуга келишим шарттары жана/же тарифтер өзгөргөндүгү тууралуу ушул келишимдин 5.1.3-пунктчасына ылайык билдирүүгө.

5.2.6. Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтарынын укуксуз негизде колдонулушу же кокусунан башка бирөөгө маалым болуп калышы, жок кылынышы, өзгөртүлүшү, ага бөгөт коюулушу, көчүрмөлөп алынышы, таркатылышы, ошондой эле үчүнчү бир жактын башка укукка жатпаган аракеттеринен коргоо жагында бардык зарыл уюштуруу жана техникалык чараларды көрүүгө.

5.2.7. Кардардын/Карыз алуучунун талабы боюнча 3 (үч) жумуш күн ичинде ага кредиттик продукт, кредит алгандыгы жана кредитти төлөө тартибин так сактап жаткандыгы тууралуу маалыматты башка финансы-кредит уюмуна сунуштоосу үчүн берүүгө, ошондой эле Кардардын/Карыз алуучунун эсеби боюнча так маалыматтарды (эсептен, чектен, баланстын абалы боюнча көчүрмөлөрдү, кредит боюнча төлөмдөрдү тастыктоону, жана башка зарыл маалыматтарды) берүүгө;

5.2.8. Кредиттин негизги суммасы жана ага чегерилген пайыздар боюнча мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген карыздар боюнча айыптык санкциялар (туумдар) өлчөмүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык белгилөөгө.

5.2.9. Милдеттенмелер аткарылбагандыгы тууралуу билдирме/билдирүү жөнөтүлгөндөн 15 (он беш) күн өткөндөн кийин айыптык санкцияларды (туумдарды) чегерүүнү токтотууга.

5.2.10. Кардар/Карыз алуучу товарды, иштерди же кызмат көрсөтүүлөрдү аларга төлөөлөр боюнча акчалай милдеттенмелерди кийинчерээк бөлүп аткаруу шартында керектөө максаттарына кредит эсебинен алган болсо жана жогоруда көрсөтүлгөн товар, иштер же кызмат көрсөтүүлөр талап кылынган сапатта эмес экендиги же келип түшпөгөндүгү тууралуу андан билдирме

персональных данных Клиента/Заемщика согласно порядку, используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте;

5.2.5. Уведомлять Клиента/Заемщика об изменении Договора и (или) тарифов в соответствии с п. 5.1.3.

5.2.6. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Клиента/Заемщика от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.2.7. Предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней по запросу Клиента/Заемщика информацию о его кредитном продукте, о получении кредита и о соблюдении кредитной дисциплины Заемщиком по данному кредиту для ее предоставления в другую финансово-кредитную организацию, а также предоставлять четкую и точную информацию о счете Заемщика (выписки со счета, чеки, состояние баланса, подтверждение платежа по кредиту и другую необходимую информацию)

5.2.8. Установить размер процента по штрафным санкциям (неустойке) за просроченную задолженность по основной сумме и процентам в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

5.2.9. Прекратить начисление штрафных санкций (неустоек) по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента направления извещения/уведомления о невыполнении обязательств.

5.2.10. При получении клиентом/заемщиком товара, работы или услуги за счет потребительского кредита с рассрочкой (отсрочкой) исполнения денежного обязательства по оплате и поступления от него уведомления о ненадлежащем качестве или неполучении вышеуказанного товара, работы или услуги приостанавливать исполнение обязательств по договору до урегулирования требований

алынган шартта, Сатуучуга карата коюлган талаптар аткарылганга/жөнгө салынганга чейин келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууну токтотуу. Бул учурда Кардардын/Карыз алуучунун милдеттенмелери кийинчерээк кайрадан эсептелинүүгө тийиш.

5.2.11. Аларга төлөөлөр боюнча акчалай милдеттенмелерди кийинчерээк бөлүп аткаруу шартындагы керектөө максаттарына кредиттин эсебинен алынган, бирок сапаты талаптагыдай эмес товарды, иштерди же кызмат көрсөтүүлөрдү алмаштыруу мүмкүн болбогон учурда Кардарга/Карыз алуучуга келишим боюнча төлөнгөн суммалар, Кредитордун Сатуучуга карата регрестик талаптарды коюу укугу менен кайтарып берүүгө тийиш.

6. КАРДАРДЫН/КАРЫЗ АЛУУЧУНУН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

6.1. Кардар/Карыз алуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

6.1.1. Банк менен ушул келишимдин 3.6-пунктунда каралган ыкмада келишим түзүү аркылуу Кардар/Карыз алуучу иштөөгө жөндөмдүү, кимдир бирөөнүн багуусунда, карамагында жана камкордугунда эмес экендигин, ден соолугу жагынан өз укуктарын өз алдынча колдонуп, жүзөгө ашыра аларын жана милдеттерди аткара тургандыгын, келишимдин маани-маңызын чечмелеп түшүнүүгө жана келишим түзүү жагдайына тоскоолдук кылган милдеттерге кабылбагандыгын тастыктоого;

6.1.2. Ушул келишимде жана/же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында тыюу салынбаган кандай болбосун операцияларды жүзөгө ашырууга;

6.1.3. Кайсыл болбосун убакытта эч кандай комиссиялык төлөмдөрдү төлөөсүз/айыптык санкцияларсыз эле кредиттик продуктту мөөнөтүнөн мурда толук/же анын бөлүгүн жабууга.

6.1.4. Эгерде, сунушталган товарлар, иштер же кызмат көрсөтүүлөр талап кылынган сапатта болбосо же сатуучу тарабынан милдеттенмелерди аткаруу Кыргыз Республикасынын “Керектөөчүлөр

к продавцу с последующим перерасчетом обязательств клиента/заемщика.

5.2.11. В случае невозможности замены товара, работы или услуги ненадлежащего качества, предоставленных за счет потребительского кредита с рассрочкой (отсрочкой) исполнения денежного обязательства по оплате, возратить клиенту/заемщику уплаченные по договору суммы с правом кредитора на предъявление регрессных требований к продавцу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА/ЗАЕМЩИКА

6.1. Клиент/Заемщик имеет право:

6.1.1. Заключить с Банком договор способами, предусмотренными п. 3.6, подтвердив данным действием, что Клиент/Заемщик не ограничен в дееспособности, не состоит под опекой, попечительством, а также патронажем, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть заключаемого договора и обстоятельств его заключения;

6.1.2. Совершать любые предусмотренные Договором и не запрещенные законодательством Кыргызской Республики операции;

6.1.3. Произвести досрочное полное/частичное погашение кредитного продукта в любое время без уплаты комиссионных/взимания штрафных санкций.

6.1.4. Приостанавливать исполнение обязательств по договору, предоставленного в форме рассрочки (отсрочки) исполнения денежного обязательства по оплате товара, работы или услуги, если указанные товар, работа или

укугун коргоо жөнүндө” мыйзамында белгиленген тартипте талаптагыдай аткарылганга чейин деги эле берилбеген болсо, алынган товарлар, иштер же кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр боюнча акчалай милдеттенмелерди бөлүп (кийинчерээк) аткаруу формасында сунуштоо келишими боюнча милдеттенмелерди аткарууну токтотууга.

6.2. Кардар/Карыз алуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

6.2.1. Ушул келишим шарттары жана тарифтери менен кылдат таанышып чыгып, алардын талаптарын так сактоого;

6.2.2. “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди пайдалануу үчүн талап кылынган жеке маалыматтарга тиешелүү маалыматтарды сунуштоого. Жеке маалыматтар өзгөргөн шартта ал тууралуу 3 (үч) жумуш күнү ичинде, ал эми мобилдик телефон номери алмашкан шартта ошол эле күнү жөнөтүлгөн маалыматтарды жаңылоого, толуктоого;

6.2.3. Банк тарабынан келишимге жана/же тарифтерге өзгөртүүлөр киргизилгендигине өз алдынча көз салып, алар менен таанышып турууга;

6.2.4. Банктын төлөм карттары жоголуп кеткендиги тууралуу Кардардан/Карыз алуучудан маалымат алганга чейин ишке ашырылган бардык операциялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга;

6.2.5. Төлөм картынын жоголуп кетишине, анын үчүнчү жактар мыйзамсыз пайдаланылышына жол бербөө/бөгөт коюу үчүн бардык чараларды көрүүгө, анын ичинде Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, төлөм карт реквизиттерин үчүнчү жакка маалымдабоого;

6.2.6. Ушул келишим боюнча өз милдеттенмелеринин жана келишим шарттарынын толук көлөмдө аткарылышын камсыз кылып, кредиттик продукттар боюнча ар айлык төлөмдөрдү өз учурунда жүргүзүүгө;

6.2.7. Банкка жашаган жеринин дарегинин жана бардык байланыш маалыматтарынын өзгөргөндүгү тууралуу кабарлап турууга;

услуга оказались ненадлежащего качества или не были предоставлены вовсе, до момента надлежащего исполнения обязательств продавцом в порядке, установленном [Законом](#) Кыргызской Республики "О защите прав потребителей".

6.2. Клиент/Заемщик обязан:

6.2.1. Своевременно и в полном объеме ознакомиться и соблюдать условия Договора и тарифов;

6.2.2. Предоставить информацию о персональных данных, необходимых для пользования мобильным приложением «АБ24»/“Abank”/«ZERO»/“Береке” и иным приложением. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения в течение 3 (трех) рабочих дней, а в случае смены номера мобильного телефона – в день изменения;

6.2.3. Самостоятельно отслеживать изменения, внесенные Банком в Договор и (или) тарифы;

6.2.4. Нести ответственность за все операции, совершенные до момента получения Банком от Клиента/Заемщика уведомления об утрате реквизитов платежной карты;

6.2.5. Предпринимать всевозможные меры для предотвращения утраты реквизитов платежной карты, не допускать незаконного использования реквизитов платежной карты третьими лицами, в том числе не сообщать третьим лицам реквизиты платежной карты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

6.2.6. Обеспечить в полном объеме исполнение своих обязательств и условий настоящего Договора, а также своевременно погашать ежемесячные взносы по кредитным продуктам.

6.2.7. Информировать Банк об изменении адреса и всех контактных данных.

6.2.8. Банк, Кардарга/Карыз алуучуга өзүнүн www.ab.kg дареги боюнча жайгашкан расмий сайтында жана маалымат такталарында, ошондой эле Долбоордун www.zero.kg сайтында сунушталган өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейинки кеминде 10 (он) банк күнү мурда ал тууралуу маалымдоо менен келишимге жана тарифтерге бир тараптуу негизде өзгөртүүлөрдү же толуктоолорду киргизүүгө Банк укуктуу экендигине Кардар/Карыз алуучу макул жана бул тууралуу аларга эскертилген;

6.2.9. Өзү жана үй бүлө мүчөлөрүнүн катар алган кредити/башка финансы-кредит уюмдары алдында орду жабылбаган карызы бардыгы тууралуу маалыматты Банктын биринчи эле талабы боюнча ага сунуштоого.

7. КАРДАРДЫН/КАРЫЗ АЛУУЧУНУН МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУГА МАКУЛДУГУ

7.1. Ушул келишимди акцептөөнүн негизинде Кардар/Карыз алуучу Банк тарабынан анын жеке маалыматтарынын иштелип чыгышына (анын атынан жана/же башка кайсыл болбосун үчүнчү жактардан, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунан жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык иштеп жаткан башка мамлекеттик органдардан алынган маалыматтарды кошо алганда) макулдугун билдирет.

7.2. Кардар/Карыз алуучу ушул келишимдин, ошондой эле Кардар/Карыз алуучу менен Банк ортосунда ушул келишим жана башка келишимдер боюнча Банктын өз милдеттерин жүзөгө ашыруусу үчүн түзүлгөн башка келишимдердин (кредит, бөлүп төлөө шарты, овердрафт, күрөө, кепилдик боюнча) шарттарын, талаптарын аткаруу максатында гана мындай макулдуктар берилет жана алар Кардардын/Карыз алуучунун аты-жөнүнө, төрөлгөн жылы, айы, күнүнө жана төрөлгөн жерине, жашап жаткан дарегине, телефон номерине жана айкын бир учурларда Банкка маалым болгон же Банк аларды алган кандай болбосун башка

6.2.8. Клиент/Заемщик настоящим уведомлен и согласен с тем, что Банк вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять Договор и тарифы, информируя об этом Клиента/Заемщика путем размещения сведений на информационных стендах и на официальном сайте Банка www.ab.kg, Проекта www.zero.kg не менее чем за 10 (десять) банковских дней до вступления таких изменений в силу.

6.2.9. По первому требованию Банка предоставлять информацию о себе и всех членах семьи, о получении параллельного кредита/ иных кредитных заменителей /наличия непогашенной задолженности перед другими финансово-кредитными организациями.

7. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА/ЗАЕМЩИКА НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

7.1. На основании акцепта настоящего Договора, Клиент/Заемщик дает своё согласие на обработку Банком (включая получение от его имени и/или от любых третьих лиц, в том числе от Социального фонда Кыргызской Республики и других государственных органов, действующих в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики) персональных данных.

7.2. Настоящее согласие дается Клиентом/Заемщиком исключительно в целях исполнения условий, требований настоящего Договора а также иных Договоров (кредита, рассрочки, овердрафта, залога, поручительства) (далее – «Договор») заключённых между Клиентом/Заемщиком и Банком, и для осуществления Банком своих функций по настоящему Договору и Договорам, согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер телефона и любая иная информация, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее - Персональные данные).

маалыматтарга (мындан ары - жеке маалыматтарга) таркатылат.

7.3. Берилген макулдук Кардар/Карыз алуучу тарабынан бул келишим жана Банк менен түзүлгөн башка келишимдер боюнча милдеттенмелер толук аткарылганга чейин, ошондой эле ушул келишимдин жана Банк менен түзүлгөн башка келишимдердин колдонуу мөөнөтү бүткөн күндөн тартып кийинки 5 (беш) жыл аралыгында күчүндө болот. Ушул белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин берилген макулдук аны кайтарып алуу тууралуу маалымат түшпөгөн шартта, ар бир кийинки 5 (беш) жылга узартылган катары эсептелинет. Макулдук ушул келишим жана Банк менен түзүлгөн башка келишимдер боюнча карыз толук төлөнгөндөн кийин, Банкка кат жүзүндөгү тиешелүү билдирмени жөнөтүү аркылуу гана Кардар/Карыз алуучу тарабынан мөөнөтүнөн мурда кайтарылып алынышы мүмкүн.

7.4. Кардар/Карыз алуучу ушул келишимди акцептөөнүн негизинде, ушул келишимдин, башка келишимдердин талаптарынын аткарылышы, Банк тарабынан кредиттик продукттарды тейлөө жана орун алган карыздарды кайтарып алуу/чогултуу, ошондой эле өнөктөштөр менен бирге жаңы продукттарды жана төмөнкүдөй кызмат көрсөтүүлөрдү: маалыматтарды топтоо, системага салуу, чогултуу, сактоо, тиактоо (жаңылоо, өзгөртүү), колдонуу, таркатуу (анын ичинде, «Технология КГ» ЖЧКсын кошо алганда үчүнчү жактарга сунуштоону), ээсин көрсөтпөөнү, аларга бөгөт коюуну, жок кылууну, чегара аркылуу жөнөтүүнү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалыматтар тууралуу” мыйзам жоболорун эске алуу менен жеке маалыматтарды колдонуп, башка аракеттерди көрүүнү кошо алганда, башка кызмат көрсөтүүлөрдүн иштелип чыгышы максатында Банк тарабынан тиешелүү милдеттердин аткарылышы үчүн зарыл болгон же талап кылынган жеке маалыматтар менен кандай болбосун аракеттерди жүргүзүүгө Банкка өз макулдугун билдирет.

7.5. Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу Банк

7.3 Настоящее согласие действует до полного исполнения Клиентом/Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору и договорам, заключённым с Банком, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора и иных договоров, заключённых с Банком. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано Клиентом/Заемщиком досрочно, только после полного погашения задолженности по настоящему Договору и иным Договорам, заключённым с Банком, путем направления соответствующего письменного уведомления Банку.

7.4. На основании акцепта Клиентом/Заемщиком настоящего Договора, Клиент/Заемщик дает Банку свое согласие на осуществление любых действий в отношении его Персональных данных, которые необходимы или желаемы для целей исполнения настоящего Договора, договоров и осуществления Банком функций по обслуживанию кредитных продуктов и сбору задолженности, а также разработки Банком и/или его партнёрами новых продуктов и услуг включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача, включая передачу третьим лицам, в том числе ОсОО «Технология КГ»), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу его Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его Персональными данными с учетом положений Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

7.5. Обработка Персональных данных Клиента/Заемщика осуществляется Банком с применением следующих основных

тарабынан Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун төмөнкү негизги ыкмаларын колдонуу менен жүзөгө ашырылат (бирок аны менен эле чектелбейт): сактоо, электрондук шаймандарга жазуу жана аларды сактоо, тизмесин түзүү, маркировкалоо. Кардар/Карыз алуучу ушул аркылуу Кыргыз Республикасы “Жеке маалыматтар жөнүндө” мыйзам талабын аткаруу максатында, берилген бул макулдук Кардардын/Карыз алуучунун тиешелүү өзгөртүүлөрдү эске алуу менен кайсыл болбосун мына ушундай үчүнчү жактарга берген макулдугу катары, ошондой эле үчүнчү жактар берилген макулдуктун негизинде ага тиешелүү жеке маалыматтарды иштеп чыгууга укуктуу экендигин тааныйт жана аны тастыктайт.

7.6. Кардар/Карыз алуучу, Банктын ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан ал тууралуу, анын ичинде кредиттер (насыялар), анын үй-бүлө мүчөлөрү, күрөөгө коюлган мүлкү жана келишимге байланыштуу же андан улам келип чыккан башка милдеттенмелерине тиешелүү маалыматтардын Кредиттик бюрога сунуштоосуна/андан алуусуна макулдук бергендигин жана жогоруда берилген маалыматтар анык экендигин тастыктайт жана гараниялайт. Кардар/Карыз алуучу ушул макулдуктун колдонуу мөөнөтү мөөнөтсүз жана Банк алдындагы бардык милдеттенмелер колдонууда турган мезгил аралыгында (бардык кийинки кредиттер, гарантиялар, лизинг жана каржылоонун башка формалары/келишимдик мамилелер) анык экендиги тууралуу билет.

7.7. Кардар/Карыз алуучу ушул келишимге кол коюу аркылуу, келишим боюнча сунушталган кредит кредит портфелинде камтыла тургандыгына, ал боюнча талап коюу укугу Банктын үчүнчү жактар алдындагы башка милдеттенмелери боюнча күрөө катары кабыл алынышына макулдугун билдирет.

8. ЭЛЕКТРОНДУК КОЛ ТАМГАНЫ,

АУТЕНТИФИКАЦИЯЛОО КАРАЖАТТАРЫН КОЛДОНУУ

8.1. Кардар/Карыз алуучу аралыктан

способов обработки Персональных данных (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Для целей Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» настоящим Клиент/Заемщик признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным Клиентом/Заемщиком любым таким третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку его Персональных данных на основании настоящего согласия.

7.6. Клиент/Заемщик подтверждает и гарантирует, что он дает свое согласие Банку на предоставление и/или получение уполномоченными сотрудниками Банка любых сведений о нем, в том числе о кредитах (займах), о членах его семьи, заложенном имуществе и иной информации в связи или по поводу обязательств по настоящему Договору, в/из Кредитное Информационное Бюро, что вся вышеизложенная информация достоверная, Клиент/Заемщик осведомлен о том, что срок действия настоящего согласия является бессрочным и распространяется на весь период действия всех обязательств перед Банком, (на все последующие кредиты, гарантии, лизинги и другие формы финансирования/договорные правоотношения).

7.7. Подписывая настоящий Договор, Клиент/Заемщик соглашается с тем, что кредит, предоставляемый по настоящему Договору, может быть включен в портфель кредитов, права требования по которому могут быть приняты в качестве залога по кредитным и иным обязательствам Банка перед третьими лицами.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, СРЕДСТВ АУТЕНТИФИКАЦИИ

8.1. Использование Клиентом систем ДБО, в том числе мобильного приложения

банктык тейлөө системасын, анын ичинде «АБ24»/«Abank»/«ZERO», «Береке» мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди, логинди, паролду, PIN-коду колдонуу жана/же тастыктоо коду аркылуу же болбосо Кардардын/Карыз алуучунун электрондук кол тамгасы, анын ичинде жөнөкөй электрондук кол тамга катары таанылган/аларга тенештирилген аутентификациялоо, идентификациялоонун башка каражаттары аркылуу колдонот.

8.2. Кардардын электрондук кол тамгасы (жөнөкөй электрондук кол тамга) планшеттеги графикалык стилиус кол тамгасы, ошондой эле тастыктоо кодун колдонуу/пайдалануу анын өз кол тамгасынын аналогу болуп саналат.

8.3. Кардар/Карыз алуучу тарабынан ушул келишимдин алкагында электрондук кол тамга коюлган электрондук документ кагазга чыгарылган документтердин юридикалык статусундай эле статуса ээ болот жана келишимди аткарууда, ошондой эле соттук териштирүү жана башка талаш маселелерди кароодо далил катары колдонулат.

8.4. Кардар/Карыз алуучу төмөнкү учурларда электрондук кол тамганы колдонулушу мүмкүн:

- Банктын ушул Ачык офертасын, башка оферталарды, анын ичинде ушул келишимди түзүүнү (кол коюуну) акцептөөдө;
- Типтүү жана башка операциялар боюнча тастыктоону/макулдукту алууда (жеке маалыматтарды иштеп чыгуу, кредит алууга билдирме берүү, овердрафт алууда, карттарды чыгарууда, паролду, коду жана башкаларды алмаштырууда);
- Банктык, төлөм жана башка операцияларды/транзакцияларды ишке ашыруу, бүтүмдөргө келишүү жана/же төлөмдөрдү, эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө электрондук төлөм документтерин тариздетүүдө;
- кредит, овердрафтты белгиленген лимиттерге ылайык алуу келишимдерине кол коюуда;
- кардардын аты-жөнүн жана жеке идентификациялык номерин эске албаганда, тастыктоочу маалыматтарды

«АБ24»/ «Abank» / «ZERO»/ «Береке» и иного приложения производится через логин, пароль, PIN-код, и/или код подтверждение либо посредством иных средств аутентификации, идентификации, которые приравниваются, признаются равнозначными электронной подписи Клиента, в том числе простой электронной подписи.

8.2. Электронная подпись (простая электронная подпись), графическая подпись клиента на планшете стилусом, а также применение/использование кода подтверждения являются аналогом собственноручной подписи Клиента.

8.3. Электронный документ, подписанный Клиентом/Заемщиком электронной подписью в рамках настоящего Договора, имеет юридический статус, равный юридическому статусу бумажных документов, и принимается для исполнения настоящего Договора, а также в качестве доказательства при рассмотрении судебных и иных споров.

8.4. Электронная подпись может использоваться Клиентом/Заемщиком при:

- акцепте настоящей Публичной оферты, иных оферт Банка, в том числе заключении (подписании) настоящего Договора;
- получении согласия/подтверждения по типовым и иным операциям (обработка персональных данных, заявки на получение кредита, овердрафта, выпуск карт, смена пароля, кода и т.п.);
- оформлении электронных платежных документов на совершение банковских, платежных и иных операций/транзакций, сделок и/или платежей, расчетов;
- подписании договоров на получение кредита, овердрафта в соответствии с установленными лимитами;
- обновлении идентификационных данных, за исключением ФИО и персонального идентификационного номера клиента. Обновление допускается при возможности их верификации;
- ознакомлении, согласии и/или

жаңылоодо. Маалыматтарды жаңылоого аларды верификациялоо учурунда жол берилет;

– жаңы банктык кызмат көрсөтүүлөр, продукттар, тарифтер, аларга сунушталган өзгөртүүлөр, толуктоолор, жаңылоолор жана башкалар менен таанышууда, аларга макулдук берүүдө жана/же тастыктоодо;

– ушул келишимде, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик-укуктук актыларында, Банктын расмий интернет сайтында жана/же аралыктан банктык тейлөө системасында жай гаштырылган актыларда же болбосо Банк менен Кардар/Карыз алуучу ортосунда ушул келишимге кол койгонго (түзгөнгө) чейин сыяктуу эле, андан кийин да түзүлгөн өзүнчө келишимдерде, макулдашууларда, оферталарда (кагазга чыгарылган жана/же электрондук формаларда) каралган башка учурларда.

8.5. Келишим тараптары “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесине жана башка тиркемед, аралыктан банктык тейлөө системасына кирүү/алардан пайдалануу үчүн паролдорду, коддорду жана/же башка идентификаторлорду, аутентификациялоо каражаттарын, планшетте графикалык кол тамга стилиусун колдонуу Кардардын/Карыз алуучунун өздүк кол тамгасы, электрондук кол тамгасы катары тааныла тургандыгына макул болушту.

8.6. Кардар/Карыз алуучу электрондук кол тамганы жеке өзү колдонууга тийиш.

8.7. Кардар/Карыз алуучу электрондук кол тамганы колдону менен ишке ашырылган операциялар/транзакциялар, төлөмдөр, эсептешүүлөр, юридикалык күчкө ээ экендигине жана Банкка карата туура, мыйзамдуу жана аткарылууга тийиш болгон шарт катары колдонулат.

8.8. Кардар/Карыз алуучу колдонгон электрондук кол тамга Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, ал өзү кол тамгасын койгон, кагазга чыгарылган документтердей эле юридикалык натыйжаларга алып келет.

8.9. Кардардын/Карыз алуучунун аралыктан банктык тейлөө системасында

подтверждении с новыми банковскими услугами, продуктами, тарифами, их изменениями, дополнениями, обновлениями и т.п.;

– в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, нормативно-правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики, актами Банка, размещенных на официальном интернет-сайте Банка, информационных стендах Банка, и/или в системах ДБО Банка, либо отдельными договорами, соглашениями, офертами (в бумажной и/или электронной форме), заключенными между Банком и Клиентом, как до подписания (заключения) настоящего Договора банковских услуг, так и после.

8.5. Стороны настоящего Договора признают, что использование паролей, кодов и/или других идентификаторов, средств аутентификации для входа, доступа в Мобильное приложение «АБ24»/ “Аbank” / «ZERO»/ “Береке” и иное приложение в систему ДБО, графической подписи на планшете стилиусом признаются равнозначными собственноручной подписи Клиента, электронной подписи Клиента.

8.6. Клиент обязан использовать электронную подпись лично.

8.7. Клиент соглашается с тем, что все совершенные с использованием электронной подписи Клиента операции/транзакции, платежи, расчеты, имеют юридическую силу и действуют в отношении Банка как правильные, законные и достаточные к их исполнению.

8.8. Использование Клиентом электронной подписи порождает такие же юридические последствия, как при проставлении собственноручной подписи на бумажном носителе согласно законодательству Кыргызской Республики.

8.9. Распоряжения Клиента о проведении операций/транзакций, платежей, расчетов в системе ДБО передаются электронным

операцияларды/транзакцияларды, төлөмдөрдү өткөрүү, эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө тиешелүү буйруусу анын электрондук кол тамгасы менен тастыкталган, электрондук төлөм документи түрүндө электрондук ыкма аркылуу жөнөтүлөт.

8.10. Аутентификациялоо, идентификациялоо каражаттарын колдонуу менен аларга киргенден кийин “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемеси жана башка тиркемелер же аралыктан банктык тейлөөүнүн башка системасында операцияларды/транзакцияларды ишке ашыруу, төлөмдөрдү (төлөм тапшырмаларын) өткөрүү, өтүнүч каттарды жөнөтүү жана башка иш-аракеттерге буйруулар Кардар/Карыз алуучу тарабынан талаптагыдай ишке ашырылган жана Кардардын/Карыз алуучунун операцияларды жүргүзүүгө/аракеттерди көрүүгө чечимин далилдүү тастыктаган, Кардардын/Карыз алуучунун жеке өзүнөн жөнөтүлгөн документ, анын кагаз жүзүндөгү, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тариздетилген буй руусундай эле кабыл алынган документ экендигин айкын далилдей т.

8.11. Аралыктан банктык тейлөө системасы аркылуу кызмат көрсөтүүнүн коопсуздугу максатында, аралыктан банктык тейлөө системасына кирүү учурунда паролдор, коддор же идентификациялоо/аутентификациялоонун башка каражаттары катары менен 3 (үч) ирет туура эмес киргизилген болсо, Банк Кардардын/Карыз алуучунун аралыктан банктык тейлөө системасына кирүүсүнө бөгөт коюуга укуктуу.

8.12. Кардардын/Карыз алуучунун анкетасында көрсөтүлгөн фамилиясы, аты, атасынын аты (болгон болсо), ошондой эле анын телефон номери, паролю жана/же коддору жана башка аутентификациялоо/идентификациялоо каражаттары ушул келишимге же электрондук документке жеке өзү кол койгон Кардар/Карыз алуучу экендиги тууралуу маалымат болуп саналат.

8.13. Ушул келишимге же электродук

способом в виде электронного платежного документа, подтвержденного электронной подписью Клиента.

8.10. Распоряжения на проведение операций/транзакций, платежей (платежные поручения), заявления и иные действия, совершенные в Мобильном приложении «АБ24»/ “Аbank” / “ZERO”/ “Береке” и ином приложении или в иных системах ДБО, после входа в него с использованием средств аутентификации, идентификации считаются совершенными Клиентом надлежащим образом, достаточными для подтверждения решения Клиента совершить действие/операцию, достоверно устанавливают, что документ исходит лично от Клиента. приравниваются к распоряжениям, полученным от Клиента на бумажном носителе, оформленном в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8.11. В целях безопасности предоставления услуг через систему ДБО Банк вправе заблокировать доступ Клиента в систему ДБО, если при входе в систему ДБО пароли, коды либо иные средства идентификации/аутентификации будут введены три (3) раза подряд неправильно.

8.12. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента, содержащиеся в анкете Клиента, а также введенные Клиентом номер телефона, пароли и/или коды, и иные средства аутентификации/идентификацией, считаются информацией, однозначно указывающей на Клиента, подписавшего лично настоящий Договор или электронный документ.

8.13. Определение лица, подписавшего

документке электрондук кол тамга койгон адамды аныктоо төмөнкү ыкмалардын бири аркылуу, Кардардын/Карыз алуучунун ким экендигин аныктоо жана салыштыруу (же экөө тең) жолу менен ишке ашырылат:

- идентификациялоо учурунда Кардар/Карыз алуучу анкетада көрсөткөн телефон номерин ага Код жөнөтүлгөн телефон номерине; жана/же

- Банк тарабынан Кардардын/Карыз алуучунун телефон номерине жөнөтүлгөн кодду киргизилген код менен; жана/же

- мобилдиктиркемеге кирүү учурунда биринчи ирет киргизилген PIN-кодду, паролду жана/же кодду, мобилдик тиркемеге кийин кирүү учурунда киргизилген PIN-код, пароль жана/же код менен; жана/же

- электрондук документке кол коюу учурунда Банк тарабынан өз ыңгайына жараша белгиленген, Кардарды/Карыз алуучуну аныктоо/идентификациялоо жана/же аутентификациялоонун башка ыкмалары.

8.14. Жогоруда белгиленген ыкмалардын бири, Кардар/Карыз алуучу операцияларды/транзакцияларды, төлөмдөрдү, эсептешүүлөрдү ишке ашырууда, банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн, продукттардан пайдаланууда, электрондук документти, электрондук билдирүүнү акцептөөдө, таанышууда, макул болууда же башкача тастыктоодо Кардарды/Карыз алуучуну идентификациялоо жана/же аутентификациялоо үчүн жетиштүү болуп саналат.

8.15. Операциялардын/транзакциялардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Кардар/Карыз алуучу ушул келишим шарттарына, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык паролдорду, коддорду жана/же аутентификациялоо каражаттарын мезгил-мезгили менен өзгөртүп турууга милдеттенет.

8.16. Эгерде паролдор, коддор жана башка аутентификациялоо, идентификациялоо каражаттары жоголуп, уурдалып кеткен, аларды колдонууга ыйгарым укуктары жок болгон үчүнчү жактарга белгилүү болуп

настоящий Договор или электронный документ электронной подписью, осуществляется путем установления или сопоставления идентичности Клиента одним (или в совокупности) из следующих способов:

- номера телефона, указанного в анкете Клиента при его идентификации, с номером телефона, на который был отправлен Код; и/или

- кода подтверждения, отправленного Банком на номер телефона Клиента, с введенным кодом; и/или

- PIN-кода, пароля и/или кода, введенного первый раз при входе в Мобильное приложение, с PIN-кодом, паролем и/или кодом, введенным при последующем входе в Мобильное приложение; и/или

- иные способы определения/идентификации, и/или аутентификации Клиента, при подписании электронного документа, установленные Банком самостоятельно по своему усмотрению.

8.14. Один из вышеуказанных способов является достаточным для идентификации, и/или аутентификации Клиента при совершении им операций/транзакций, платежей, расчетов, пользовании банковскими услугами, продуктами, для заключения (подписания), акцептования, ознакомления, согласия или иного подтверждения Клиентом электронного документа, электронного сообщения.

8.15. Для обеспечения безопасности операций/транзакций, Клиент обязуется периодически производить смену паролей, кодов и/или иных средств аутентификации по ДБО согласно условий настоящего Договора, законодательства Кыргызской Республики.

8.16. Если пароли, коды и иные средства аутентификации, идентификации были потеряны или украдены, или стали или могут стать известны третьим лицам, которые не уполномочены на их использование, Клиент обязан

калган же ошондой шектенүү жаралган болсо, Кардар/Карыз алуучу ал тууралуу дароо Банктын Байланыш борборуна телефон чалуу аркылуу же Банктын кеңсесине келип билдирүүгө милдеттүү. Кардардан/Карыз алуучудан паролдор жоголгондугу же уурдалып кеткендиги тууралуу билдирүү алганда, Банк паролдор, коддор же башка аутентификациялоо каражаттары өзгөртүлгөнү же болбосо Кардар/Карыз алуучу Банкка аралыктан банктык тейлөө системасына кирүүнү бөгөттөн чыгаруу жөнүндө буйрууну кат жүзүндө бергенге чейин аралыктан банктык тейлөө системасына кирүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюуга укуктуу.

8.17. Электрондук кол тамганы, анын ичинде жөнөкөй электрондук кол тамганы жана/же так басылган электрондук кол тамганы, аутентификациялоо каражаттарын колдонуу боюнча ушул келишимде жөнгө салынбаган мамилелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын укуктук-ченемдик актыларына, Банктын расмий интернет сайтында, маалымат такталарында жана/же аралыктан банктык тейлөө системаларында, же болбосо Банктык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу ушул келишимге кол коюлганга чейин же андан кийин Банк менен Кардардын/Карыз алуучунун ортосунда келишилген өзүнчө келишимдерде, макулдашууларда, оферталарда (кагаз жүзүндө же электрондук формада) белгиленген Банктын актыларына ылайык жөнгө салынат.

9. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

9.1. Тараптар, келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбай койгондугу же аткара албай калгандыгы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

9.2. Кардар/Карыз алуучунун “АБ24”/“Abank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесинде жана башка тиркемелерде жана башка байланыш каналдарында көрсөтүлгөн мобилдик

незамедлительно уведомить об этом Банк по телефону службы поддержки Клиентов или непосредственно офис Банка. Банк, получив от Клиента уведомление об утере или краже паролей доступа, вправе заблокировать доступ в систему ДБО до замены паролей, кода, иного средства аутентификации, или до передачи Клиентом в Банк письменного распоряжения о снятии блокирования средств доступа в систему ДБО.

8.17. Отношения по использованию электронной подписи, в том числе простой электронной подписи и/или усиленной электронной подписи, средств аутентификации, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, нормативно-правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики, актами Банка, размещенных на официальном интернет-сайте Банка, информационных стендах Банка, и/или в системах ДБО, либо отдельными договорами, соглашениями, офертами (в бумажной и/или электронной форме), заключенными между Банком и Клиентом, как до подписания (заключения) настоящего Договора банковских услуг, так и после.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.2. Клиент/Заемщик самостоятельно несет ответственность за достоверность номера мобильного телефона/адреса электронной почты, логина и пароля, а также других данных, указанных Клиентом/Заемщиком в заявлении в мобильном приложении

телефон номеринин/электрондук почта дарегинин, логиндин, паролдун, ошондой эле башка маалыматтардын аныктыгы боюнча Кардар/Карыз алуучу жеке жоопкерчилик тартат. Эгерде мобилдик телефон номеринин/электрондук почта дарегинин, логиндин, паролдун, ошондой эле башка маалыматтардын анык эместигинен улам, ошондой эле Банкка көз каранды болбогон башка жагдайларда (билдирүү мобилдик байланыш оператору тарабынан жөнөтүлбөсө, интернет провайдер тарабынан жеке адамдын мобилдик телефон номерине/электрондук почта дарегине бөгөт коюлса) Банк эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

9.3. Кардар/Карыз алуучу операцияларды ишке ашыруу натыйжасында келип чыккан кандай болбосун чыгымдар же башка терс кесепеттер боюнча тобокелдикти өз мойнуна алат.

9.4. Банк жүзөгө ашырылып жаткан операциялар тууралуу банктык сырдын сакталышына жоопкерчилик тартат. Операциялар тууралуу маалыматтар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте берилет.

9.5. Кардардын/Карыз алуучунун келишимдин жана/же тарифтин шарттары, же келишимге жана/же тарифтерге киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен өз учурунда таанышпагандыгы кесепетинен улам келип чыккан кандай болбосун чыгымдары үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

9.6. Тараптар, аларга бөөдө кырсыктар, өрттүн чыгышы, суу ташкыны, массалык башаламандык, иш таштоолор, согуш аракеттери, тараптардын бири милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон, ошол келишимде белгиленген белгиленген ишкердик түрлөрүн ишке ашырууга тикелей же кыйыр түрүндө тыюу салган мыйзам актыларынын, башкаруу органдарынын актыларынын мыйзамдуу күчүнө кириши же тараптардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууга мүмкүн болбогон жагдайга дуушар болушуна алып келген башка жагдайларга кирген күтүүсүз жагдайлардан (форс-мажор) улам, келишим боюнча

«АБ24»/ «Аbank» / «ZERO»/ «Береке» и ином приложении, а также через любые другие каналы связи. В случае недостоверности указанного номера мобильного телефона/адреса электронной почты, логина, пароля и других данных, а также в иных случаях, обусловленных причинами, не зависящими от Банка (сообщение не отправлено оператором мобильной связи, интернет провайдером номер мобильного телефона/адрес электронной почты физического лица заблокирован и т.п.), Банк не несет какой-либо ответственности.

9.3. Клиент/Заемщик самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий, которые могут возникнуть у него в результате выполнения им операций.

9.4. Банк несет ответственность за сохранность банковской тайны об осуществляемых операциях. Сведения об операциях предоставляются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

9.5. Банк не несет ответственность за любые убытки, возникшие у Клиента/Заемщика, в том числе в связи с тем, что Клиент/Заемщик не ознакомился и (или) несвоевременно ознакомился с условиями Договора и (или) тарифами и (или) изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и (или) тарифы.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, или вызванные иными

милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай аткара албай калган шартта, жоопкерчиликтерден бошотулат.

9.7. Тараптар, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жагында Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга алып келген иш-аракеттерге жол бербөөгө ошондой эле, келишим жактары ортосунда сыяктуу эле, үчүнчү жактарга жана мамлекеттик органдарга карата башка коррупциялык же салыктык укук бузууларга барбоого милдеттеништи. Тараптар, ошондой эле жогоруда белгиленген талаптар менен аффилирленген (өз ара байланыштуу) жактарын, алардын кызматкерлерин, контрагенттерин жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн тааныштырууга да милдеттеништи.

10. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

10.1. Кардар/Карыз алуучу менен Банк ортосунда келип чыккан орун алган жагдай боюнча доо арыз менен сотко кайрылганга чейин милдеттенме аткарылбай жаткандыгына тишелүү билдирме катты (орун алган жагдайды өз ара жөнгө салуу сунушу менен кат) жөнөтүү милдеттүү болуп саналат.

10.2. Билдирме катты алуучу, ал алынгандан кийинки 30 (отуз) календардык күн аралыгында билдирме каттагы абалды карап чыгуунун жыйынтыгы тууралуу билдирме кат жөнөтүүчүгө кат аркылуу жөнөтөт.

10.3. Ушул келишимден же келишимдерден же алардан улам тараптар ортосунда келип чыккан орун алган жагдайды, пикир келишпестиктерди же талаптарды жөнгө салууга жетишилбесе, ал маселе Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган тартипте сот органдарында кароого алынат.

10.4. Ушул Оферта жеге ага байланыштуу келип чыккан, офертаны түзүүгө, анын талабын аткарууга, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, жокко чыгарууга же анык эмес деп таанууга байланыштуу бардык талаш маселелео, пикир келишпестиктер жана өз ара талаптар Кыргыз Республикасынын

обстоятельствами вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.7. Стороны обязуются не осуществлять действий, нарушающих требования законодательства Кыргызской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и не совершать иные коррупционные правонарушения - как в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, контрагентов и их уполномоченных представителей.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Клиентом/Заемщиком и Банком, обязательным является предъявление извещения/уведомления о невыполнении обязательств (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

10.2. Получатель извещения/уведомления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения извещения письменно уведомляет заявителя извещения о результатах рассмотрения извещения.

10.3. При не достижении сторонами согласия споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора и договоров или в связи с ними, рассматриваются в судебных органах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, включая вопросы её заключения, исполнения, изменения, расторжения или недействительности, подлежат рассмотрению в судебных органах Кыргызской Республики по месту нахождения Банка, если иное не

колдонуудагы мыйзамдарында башкасы каралбаса, Банктын жайгашкан жери боюнча өлкөнүн сот органдары тарабынан кароого алынууга тийиш.

11. КЕЛИШИМДИН МӨӨНӨТҮ

11.1. Келишим Кардар/Карыз алуучу аны акцепттеген учурдан тартып күчүнө кирет жана келишим боюнча милдеттенмелер толук аткарылганга чейин күчүндө болот.

11.2. Келишим, Банк аны расмий түрдө кайтарып алганга чейин колдонууда болот. Банк келишимди расмий түрдө кайтарып алган учурда, ал тууралуу маалымат Банктын сайтында жайгаштырылат.

12. БАШКА ШАРТТАР

12.1. Ушул келишимде каралбаган бардык башка учурларда тараптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат.

12.2. Кардар/Карыз алуучу өз эрки боюнча жана жеке таламын көздөө менен ушул келишимди түзүү аркылуу Банк, анын процессорлору тарабынан ага тиешелүү болгон жеке маалыматтардын, атап айтканда, Банк тарабынан ушул келишимди түзүү, анын талаптарын аткаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын террористтик иш аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жагында кабыл алынган мыйзам талаптарын аткаруу максатында Кардардын/Карыз алуучунун жеке өзүнө таандык кандай болбосун маалыматтарды топтоого, системага салууга, жалпылоого, сактоого, тактоого (жаңыртууга, жаңылоого, өзгөртүүгө), колдонууга, таркатууга (анын ичинде чегара аркылуу жөнөтүүгө), ээсин көрсөтпөөгө, бөгөт коюуга жана аларды жок кылууга макулдугун билдирет. Жогоруда көрсөтүлгөн аракеттер автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен ишке ашырылышы мүмкүн. Кардар/Карыз алуучу ошондой эле, келишимдин ушул пунктунда каралган иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу максатында Банк менен мына ушундай үчүнчү жактар ортосунда талаптагыдай негизде келишимдер

предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Клиентом/Заемщиком настоящего Договора и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор действует до момента ее/его официального отзыва Банком. В случае официального отзыва Банком Договора информация об этом размещается на сайте Банка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Заключением настоящего Договора Клиент/Заемщик, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на обработку Банком, процессором его персональных данных, а именно на совершение в том числе следующих действий: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе трансграничной передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения любой информации, относящейся к персональным данным Клиента/ Заемщика, с целью заключения с Банком настоящего Договора, исполнения настоящего Договора, а также с целью выполнения требований законодательства в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. Клиент/Заемщик также дает свое согласие на передачу Банку в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, его персональных данных третьим лицам, при наличии надлежащим образом заключенных между Банком и такими третьими лицами договоров, в

түзүлгөн шартта, Банк тарабынан ага тиешелүү болгон жеке маалыматтардын үчүнчү жактарга берилишине да макулдугун билдирет. Ошондой эле, Кардарга/Карыз алуучугу «ZERO» мобилдик тиркемесин пайдалануу, кредиттик линиядан/овердрафттан Банк тарабынан Кардарга/Карыз алуучуга сунушталган банктык төлөм карты аркылуу колдонуу, өткөрүлүп жаткан маркетингдик акциялар жөнүндө маалымат берүү жана башка максаттар үчүн “Технология КГ” ЖЧКсынын Кардарынын жеке маалыматтарынын берилишине да макулдугун билдирет.

12.3. Банк Кардардын/Карыз алуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу учурунда Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарын толук сактоого милдеттенет.

12.4. “АБ24”/“Аbank”/“ZERO”, “Береке” мобилдик тиркемесин жана башка тиркемелерди колдонуу эрежелери жана Купуялуулук саясаты, ошондой эле ушул келишим шарттары менен Банктын <http://www.ab.kg> дареги боюнча жайгашкан расмий сайтынан таанышууга болот.

12.5. Кардар/Карыз алуучу бардык маселелер боюнча кеңеш алуу үчүн Банктын расмий сайтында жайгаштырылган телефондор аркылуу Байланыш борборуна же Банктын бөлүмдөрүнүн бирине кайрыла алат.

12.6. Ушул келишимдин кайсыл бир жобосу анык эмес, мыйзамсыз болуп калса, калган жоболор алып салуусуз же маани-маңызы кыскартылбастан колдонулууга тийиш.

12.7. Ушул келишимге карата бардык билдирүүлөр, өтүнүч каттар, анкеталар, эрежелер, саясаттар, макулдашуулар, Банктын тарифтери, өзгөртүүлөр жана толуктоолор, жаңылоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

13. БАНКТЫН АТАЛЫШЫ, ДАРЕГИ ЖАНА БАНКТЫК РЕКВИЗИТТЕРИ

частности, на передачу персональных данных Клиента ОсОО «Технология КГ» для целей сообщения Клиенту информации по вопросам использования мобильного приложения «ZERO», пользования кредитной линией/ овердрафтом по банковской платежной карте, предоставленным Банком Клиенту, информирования о проведении маркетинговых акций и для иных целей.

12.3. Банк обязуется при обработке персональных данных Клиента/Заемщика в полном объеме соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики.

12.4. Правила использования и Политика конфиденциальности мобильного приложения «АБ24»/ “Аbank” / «ZERO»/ “Береке” и иного приложения, а также условия настоящего Договора доступны также для ознакомления на официальном сайте Банка <http://www.ab.kg>.

12.5. По всем имеющимся вопросам Клиент/Заемщик может обратиться в круглосуточный Контакт - центр по телефонам, указанным на официальном сайте Банка, или обратиться в одно из отделений Банка.

12.6. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, незаконным, применимость остальных положений не должна быть снижена или отменена.

12.7. Все приложения, заявки, заявления, анкеты, правила, политики, соглашения, Тарифы Банка, изменения и/или дополнения, обновления к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА

БАНК / БАНК	КАРДАР* / КЛИЕНТ*
«АБанк» ААКсы 720040, Бишкек ш., Я.Логвиненко атындагы көчө, 14 Телефон: +996 (312) 680000 Факс: +996 (312) 665403 Электрондук почта: office@ab.kg Интернет-сайт: http://www.ab.kg Долбоордун расмий сайты: http://www.zero.kg ИНН: 01803199710084 Баштапкы мамлекеттик каттоодон өткөн күнү: 1997-жылдын 18-марты. Каттоо номери: 508-3301-ОАО РНИ: УККН 999 БИК: 135001 / ОАО «АБанк» 720040, г.Бишкек, ул.Я.Логвиненко, 14 Телефон: +996 (312) 680000 Факс: +996 (312) 665403 Электронная почта: office@ab.kg Интернет-сайт: http://www.ab.kg Официальный сайт Проекта: http://www.zero.kg ИНН: 01803199710084 Дата первичной государственной регистрации: 18.03.1997г. Регистрационный номер: 508-3301-ОАО РНИ: УККН 999 БИК: 135001 М.П. _____ (кол тамгасы) (подпись)	Аталышы /Карыз алуучунун аты-жөнү/ Наименование/ФИО : _____ Юридикалык дареги/Юридический адрес: _____ ИНН (жеке номери) / (персональный номер) _____ М.П. _____ (кол тамгасы) / (подпись)

Офертага карата №1-тиркеме КАРДАРДЫН КАТ ЖҮЗҮНДӨГҮ МАКУЛДУГУ/ТАСТЫКТООСУ Кредит алууга берилген билдирмеден улам, ушул аркылуу кат жүзүндөгү макулдукка кол коюу менен “АБанк” ААКсына мени менен түзүлгөн бардык кредиттик жана башка келишимдер боюнча төмөнкүлөргө макулдугумду берем (укук чегерем): <u>А</u> жогоруда белгиленген келишимдер жана жогоруда белгиленген келишимдерди камсыз кылуу максатында түзүлгөн башка	Приложение №1 к Оферте ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА В связи с подачей заявки на кредит, настоящим, подписывая собственноручно данное письменное согласие, я даю свое согласие (право) ОАО “АБанк” по всем заключенным со мной кредитным договорам и иным договорам : <u>А</u> на уступку прав требования по вышеуказанным Договорам и по всем договорам, заключенным в качестве обеспечения вышеуказанных Договоров.
--	--

келишимдер боюнча талап кылуу укуктарын өткөрүп берүүгө.

Банк тарабынан кредиттик жана башка ресурстарды алуу максатында, келишим боюнча талап кылуу укугун Банктын төмөнкү кредиторлоруна/инвесторлоруна өткөрүп берүүсүнө жол берилет:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө/Министрлер кабинетине, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Экономика жана коммерция министрлигине, Айыл-чарба министрлигине жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарына жана эл аралык уюмдарга;
 - Россия-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду, Мамлекеттик ипотекалык компания;
 - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы;
 - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы;
 - Кыргыз Республикасынын финансы-кредиттик уюмдары жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган башка уюмдар;
 - “Технология КГ” ЖЧКсына;
 - жана башка инвесторлор/кредиторлор, анын ичинде чет өлкө жарандары/донорлор
- Келишим боюнча талап кылуу укугу кредиторлорго/инвесторлорго өткөн учурда, Банк ал тууралуу Кардарга кат жүзүндө билдирүүгө милдеттенет. Мында, Кардар келишим боюнча төлөмдөрдү Банк тарабынан берилген билдирүүдө белгиленген талаптарга жана шарттарга ылайык жүзөгө ашырууга милдеттенет.

Б) Кредитти/лизингди/овердрафтты жана ал боюнча пайыздарды өз учурунда төлөбөй койгон, келишимдер боюнча башка милдеттенмелерди бузууга жол берген шартта, мен тууралуу, кредиттик жана башка карыздар, келишимдер шарттары жөнүндө маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө, анын ичинде ачык айтып, билдирүүгө

В целях получения Банком кредитных и иных ресурсов допускается уступка права требования по Договору следующим кредиторам/инвесторам Банка:

- Правительство/Кабинет Министров Кыргызской Республики, Министерство финансов, Министерство экономики и коммерции, Министерство сельского хозяйства и иные государственные органы Кыргызской Республики и международные организации;
 - Российско-Кыргызский Фонд развития, Государственная ипотечная компания;
 - Государственный банк развития Кыргызской Республики;
 - Национальный банк Кыргызской Республики;
 - Финансово – кредитные организации Кыргызской Республики и иные организации, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики;
 - ОсОО «Технология КГ»;
 - и иные инвесторы/кредиторы, в том числе иностранные лица/доноры.
- В случае перехода права требования по Договору кредиторам/инвесторам, Банк обязуется письменно уведомить об этом Клиента. При этом Клиент обязуется производить погашения по заключенным Договорам согласно требованиям и условиям, указанным в уведомлении Банка.

Б) на предоставление любым третьим лицам, в том числе публично, сведений обо мне, о кредитной и иной задолженности, условиях заключенных Договоров, в случаях несвоевременного погашения мной кредита и процентов по нему, нарушения иных обязательств по заключенным Договорам.

В) на передачу/раскрытие и обработку любых сведений обо мне, о моих персональных данных, в том числе о кредитах (займах)/лизинге, его условиях,

В) мен жөнүндө кандай болбосун маалыматтарды, мага тиешелүү жеке маалыматтарды, анын ичинде кредиттер (насыялар)/лизинг, алардын шарттарына, банктык кызмат көрсөтүүлөргө/операцияларга жана Банк алдындагы башка милдеттенмелерге/бүтүмдөргө, алардын аткарылышы жагдайына, кредиттин/лизингдин максаттуу колдонулушуна, иш багытына/түрүнө катышуучулар/акционерлер/уюштуруучулар жана кызмат адамдары, финансылык-чарбалык ишке жана USAID «Атаандаш ишканалар», ACDI/VOCA долбоорунун талабы боюнча сунушталуучу башка маалыматтардын берилишине/чечмеленишине жана иштелип чыгышына.

Г) анын ичинде менин/мага жүктөлгөн карыз оорчулугу 60 пайыздан ашып кеткен шартта милдеттенмелерди аткарбай коюудан улам келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктер жана ал үчүн кандай жоопкерчилик чаралары колдонула тургандыгы мага маалымдалгандыгын тастыктайм жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык сунушталган шарттарда келишимди түзүүгө жана аны аткарууга өз эрким боюнча кат жүзүндө макулдугумду билдирем.

II. Кредиттик келишим жана башка келишимдер жана аларды аткарбай коюу кесепеттери менен таанышкандыгын тастыктоо

Мен, Карыз алуучу (мындан ары – Кардар) келишимдин бардык шарттары менен таанышып чыккандыгымды, келишим шарттары түшүнүктүү экендигин тастыктайм, аларга макулдугумду билдирем жана аларды аткарууга, кредиттик каражаттарды максатсыз пайдаланбоого жана төлөө мөөнөтүн өткөрүп жибербөөгө милдеттенем, ошондой эле Кардар алган милдеттенмелерин аткарбай коюудан же талаптагыдай аткарбоодон улам келип

банковских услугах/операциях и иных обязательствах/сделках перед Банком, о состоянии их исполнения, о целевом использовании кредита/лизинга, видах деятельности, об участниках/акционерах/учредителях и должностных лицах, финансово-хозяйственной деятельности и иной информации по запросу Проекта USAID «Конкурентное предприятие», ACDI/VOCA.

Г) в том числе при превышении показателя моей долговой нагрузки свыше 60 процентов подтверждаю, что уведомлен(а) о рисках неисполнения обязательств и возможных мерах ответственности, и выражаю добровольное письменное согласие на заключение и исполнение договора на предложенных условиях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

II. Подтверждение об ознакомлении и разъяснении последствиях неисполнения кредитного и иных договоров

Я, Заемщик (далее – Клиент) подтверждаю, что со всеми условиями договора ознакомлен лично, условия договора понятны, согласен с ними, обязуюсь их выполнять и не допускать нецелевого использования кредитных средств и образования просроченной задолженности, также мне были разъяснены основные последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых Клиентом обязательств и ответственность по кредитному договору и иным договорам, а именно:

чыгышы ыктымал болгон кесепеттер, кредиттик келишим жана башка келишимдер боюнча жоопкерчиликтер мага түшүндүрүлгөн, атап айтканда:

- Кардар алган кредитин кайтарып берүү, ага чегерилген пайыздарды, айыптык санкцияларды (туумдарды), комиссиялык төлөмдөрдү төлөө боюнча Банк алдында өз милдеттенмелерин, кредитти кайтарып алууга кеткен башка төлөмдөр жана чыгымдар ордун толуктап берүү жагында милдеттенмелери аткарылбай калган же талаптагыдай аткарылбаган учурда Банк, өз талаптарын толук көлөмдө соттук тартипте толуктап жана кредит боюнча карызды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте Кардардын мүлкүнөн өндүрүп алууга укуктуу;

- Кредитти/лизингди жана алар боюнча пайыздарды планга ылайык төлөө графигине ылайык кредиттин негизги суммасы жана/же ага чегерилген пайыздар өз учурунда төлөнбөй калган шартта, Кардар төлөө мөөнөтү келип жеткенден кийинки 2-күндөн тартып ар бир төлөнбөй, өткөрүлүп жиберилген күн үчүн мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздан кошумча пайыздарды төлөп берүүгө тийиш;

- Кардар кредит алууга өзүнө-өзү тыюу салуу белгиленбегендигин тастыктайт. Кардар өзүнө-өзү тыюу салуунун болушу каржылоо үчүн мыйзамдык тосмо/бөгөт болуп санала тургандыгы менен таанышкан, ал эми өзүнө-өзү тыюу салуу белгиленген болсо, келишим түзүүгө жол берилбейт/ал жокко чыгарылат. Кардар каражатты толук алган учурга чейин өзүнө-өзү тыюу салууну белгилебөөгө/активдештирбөөгө милдеттенет. Кредит алуу/берүү процессинде өзүнө-өзү тыюу салууга тиешелүү маалыматты атайлап жашырып коюу же аны белгилөө/активдештирүү алдамчылыкка баруу катары бааланышы/квалификацияланышы мүмкүн.

Макулдук мөөнөтсүз (жогоруда белгиленген максаттарда туруктуу колдонууда) экендигин жана Кардар

- в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед Банком по возврату кредита, выплате начисленных процентов по нему, погашению штрафных санкций (неустойки), комиссий, возмещению Банку иных платежей и издержек по возврату кредита, Банк вправе удовлетворить свои требования в полном объеме в судебном порядке взыскать задолженность по кредиту и обратиться на имущество Клиента в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;

- в случае несвоевременного погашения основной суммы кредита и/или начисленных процентов согласно Графику планового погашения кредита/лизинга и процентов по нему Клиент, начиная со 2-го дня, после наступления срока погашения, дополнительно уплачивает проценты от просроченной задолженности за каждый день просрочки;

Клиент подтверждает отсутствие установленного им самозапрета на получение кредитов. Клиент ознакомлен, что наличие самозапрета является законодательным препятствием для финансирования, а заключение договора при его наличии влечет его ничтожность. Клиент обязуется не активировать самозапрет до момента полного получения средств. Умышленное сокрытие информации или активация запрета в процессе выдачи могут быть квалифицированы как мошенничество. Согласие/подтверждение является бессрочным (действует постоянно в вышеуказанных целях) и вступает в силу (действует) с даты акцептования Клиентом настоящего согласия.

Я ознакомлен/-на с тем, что данное заявление-согласие/подтверждение не влечет за собой обязательств Банка по предоставлению кредита и/или оказанию прочих банковских услуг/операций.

Я соглашаюсь и признаю, что настоящее Согласие/подтверждение подписано

тарабынан ушул келишим акцептелген күндөн тартып күчүнө кирерин. Ушул макулдук-кат Банк тарабынан кредитти сунуштоого жана/же башка банктык кызмат көрсөтүүлөрдү/операцияларды көрсөтүү милдеттенмесине алып келбестиги менен таанышып чыктым.

Ушул макулдукка Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” мыйзамына ылайык, өзү кол тамгасын койгон, кагазга чыгарылган документ катары таанылган жөнөкөй электрондук кол тамга коюлгандыгына макулдугумду берем жана аны тааныйм.

Менин мобилдик телефонума жана/же аутентификациялоонун башка каражаттарына SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн тастыктоо үчүн атайын кодду киргизүү (активдештирүү) аркылуу жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган.

Офертага карата
№2-тиркеме

Кредиттик бюролорго кредиттик отчеттун берилишине

МАКУЛДУК-КАТ

Өтүнүч катка өз кол тамгамды коюу аркылуу, мен “АБанк” ачык акционердик коомуна (мындар ары – Банк) банктын ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан мен тууралуу, анын ичинде кредиттер/насыялар, лизинг, банктык кызмат көрсөтүүлөр/операциялар жана башка милдеттенмелер, алардын аткарылышына тиешелүү иш жагдайына, күрөө коюучуларга, кепил болуучуларга/Гаранттарга, күрөөлүк мүлккө жана башка кредитке тиешелүү маалыматтардын кредиттик таржымалдарды түзүп, финансы-кредит уюмдары жана башка юридикалык жактар ортосунда аларды алмашуу жагында иш алып барган, ушул аркылуу кредит алууга билдирмелерди/бизнес планды кароо

простой электронной подписью и является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью в соответствии с Законом КР “Об электронной подписи”.

Подписано простой электронной подписью (путем введения (активации) специального кода для подтверждения, отправленного посредством SMS – сообщения на мой мобильный телефон и/или иных средств аутентификации.

Приложение №2
к оферте

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ

на предоставление кредитным бюро кредитного отчета

Настоящим, подписывая собственноручно данное заявление, я даю свое согласие (право) Открытому акционерному обществу «АБанк» (далее - Банк) на предоставление и/или получение уполномоченными сотрудниками Банка кредитного отчета/информации, содержащего сведения обо мне, в том числе о кредитах (займах), лизинге, банковских услугах/операциях и иных обязательствах, о состоянии их исполнения, залогодателях, поручителях/гарантах, заложенном имуществе и иной кредитной информации/истории из ЗАО Кредитное Бюро «Ишеним», ЗАО “Кредитное бюро “Сэйф энд Саунд” и других кредитных бюро, осуществляющие формирование кредитных историй и их обмен между финансово-кредитными организациями и иными юридическими лицами, в целях оценки/снижения кредитных и иных рисков при рассмотрении заявок/бизнес-плана, заключении, изменении и мониторинге

учурунда, келишимдерди түзүүдө, аларга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө, келишим талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүүдө/кредитти берүүдө, финансылык ижараны (лизингди), банктык жана башка кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштодо/операцияларды ишке ашырып, анын ичинде рейтингдик баа берүү аркылуу ишке ашырууда келип чыгышы ыктымал болгон кредиттик жана башка тобокелдиктерди басандатуу/алардын деңгээлине баа берүү максатында маалымат алмашуу жагында иш алып барган Кредиттик бюро “Ишеним” ЖАКтан, Креждиттик бюро “Сэйф энд Саунд” ЖАКтан жана башка кредиттик бюролордон маалыматтардын алынышына макулдугумду берем.

Ошондой эле, Банкка кредиттик маалыматтарды жана иш алып баруу кодексинин сакталышы боюнча комитеттин мүчөлөрүнө, байкоочуларга жана жогоруда көрсөтүлгөн комитеттин талаш маселелерди кароого алган отурумуна катышкан башка жактарга мен тууралуу маалыматтардын Банк менен Кредиттк бюро ортосунда маалымат алмашууга тиешелүү түзүлгөн келишимде каралган учурларда, тартипте жана аныкталган көлөмдө берилишине/чечмеленишине да макулдугумду (урук) берем.

Ушул макулдук-кат Банк тарабынан кредитти сунуштоого жана/же башка банктык кызмат көрсөтүүлөрдү/операцияларды көрсөтүү милдеттенмесине алып келбестиги менен таанышып чыктым.

Ушул макулдукка Кыргыз Республикасынын “Электрондук кол тамга жөнүндө” мыйзамына ылайык, өзү кол тамгасын койгон, кагазга чыгарылган документ катары таанылган жөнөкөй электрондук кол тамга коюлгандыгына макулдугумду берем жана аны тааныйм.

исполнения договоров/сделок на предоставление кредита, финансовой аренды (лизинга), оказания банковских и иных услуг/операций, в том числе путем рейтинговой оценки.

Также, я даю свое согласие (право) Банку предоставлять/раскрывать кредитную информацию и сведения обо мне членам Комитета по соблюдению Кодекса поведения, Наблюдателям и другим лицам, присутствующим на заседании вышеуказанного Комитета при рассмотрении спора и иных обстоятельств в случаях, порядке и объеме, предусмотренным договором между Банком и Кредитным Бюро об обмене кредитной информацией.

Я ознакомлен/-на с тем, что данное заявление-согласие не влечет за собой обязательств Банка по предоставлению кредита и/или оказанию прочих банковских услуг/операций.

Я соглашаюсь и признаю, что настоящее Согласие подписано простой электронной подписью и является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью в соответствии с Законом КР “Об электронной подписи”.

Подписано простой электронной подписью (путем введения (активации) специального кода для подтверждения, отправленного посредством SMS – сообщения на мой мобильный телефон и/или иных средств аутентификации.

Менин мобилдик телефонума жана/же аутентификациялоонун башка каражаттарына SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн тастыктоо үчүн атайын кодду киргизүү (активдештирүү) аркылуу жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган.

